



# КӨП КӨРСӨТКҮЧТӨР БОЮНЧА КЛАСТЕРДИК ИЗИЛДӨӨ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 2018

*Негизги жыйынтықтардың  
статистикалык сүрөттөрү*

Май, 2019



Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фондуда тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындагы ЮНФПА фондунун мамлекеттик каржылоосу жана финанссылык колдоосу менен көрсөтүлгөн.

Глобалдык ККИ программынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 1990-жылдары эл аралык деңгээлде салыштырылуучу балдардын жана аялдардын абалынын кеңири спектрдеги көрсөткүчтөрү жөнүндө маалыматтарды жыйноодо өлкөлөргө жардам көрсөтүү үчүн үй чарбаларын сурамжылоонун эл аралык көп максаттуу программынын катары иштелип чыккан. ККИ сурамжылоорунда негизги көрсөткүчтөр, алар өлкө саясаттарында, программаларда жана өнүктүрүүнүн улуттук пландарында пайдалануу үчүн, ошондой эле Түрүктүү өнүктүрүүнүн максаттарына (ТӨМ) жетишүүдө прогресске жана эл аралык деңгээлде макулдашылган башка милдеттенмелерге байкоо жүргүзүүгө өлчөнөт.

Бул баяндаманын максаты ККИ Кыргызстан, 2018 өз үбагында жайылтууну жана пайдаланууну жеңилдетүү болуп эсептелет. Баяндамада сурамжылоонун усулдугу жөнүндө толук маалымат, ошондой эле ККИ бардык стандарттуу таблицалары камтылган. Баяндамага сурамжылоонун негизги корутундуларынын бир катар түшүрүлгөн статистикалык сүрөттөрү тиркелет.

Глобалдык ККИ программынын жөнүндө кошумча маалыматты [ККИ.unicef.org](http://www.unicef.org) сайтынан алууга болот.

---

#### **Сунушталган шилтеме:**

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, БУУнун (ЮНИСЕФ) Балдар фондуда.  
Кыргыз Республикасы. Көп индикаторлук кластердик изилдөө 2018. Жыйынтык отчет. Бишкек,  
Кыргыз Республикасы: Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, БУУнун  
(ЮНИСЕФ) Балдар фондуда.

Отчетто жазылган маалыматтарды кайра басууда, цитата келтиргенде жана башкача колдонууда ушул отчетко милдеттүү түрдө шилтеме кылуу керек.

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети  
720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 374  
тел.: (+996 312) 625747,324635  
факс: (+996 312) 660138  
интернет: [www.stat.kg](http://www.stat.kg)

**БУУнун (ЮНИСЕФ) Балдар фондуда**  
720040, Бишкек ш., Чуй пр., 160  
тел.: (+996 312) 611224, 611227  
факс: (+996 312) 611191  
интернет: [www.unicef.org](http://www.unicef.org)

## Мазмуну

Тандап алуунун жана сурамжылоонун мүнөздөмөсү	<b>4</b>
Балдардын өлүмү	<b>7</b>
Төрөлүү жана төрөлүүнү пландоо	<b>9</b>
Эненин жана ымыркайдын саламаттыгын коргоо	<b>13</b>
АИВ/СПИД	<b>17</b>
Кургак учук	<b>19</b>
Балдардын ден соолугу жана ооруларды дарылоо	<b>21</b>
Ымыркайларга жана эрте жаш курактагы балдарга тамак берүү	<b>24</b>
Балдардын тамактануу абалы	<b>26</b>
Жаш курактагы балдардын өнүгүүсү	<b>28</b>
Башталгыч класстарда окутуу жана ата-энелердин катышуусу	<b>30</b>
Билим берүү	<b>33</b>
Төрөлүүнү каттоо	<b>37</b>
Балдарды жазалоо	<b>39</b>
Балдар эмгеги	<b>41</b>
Бала кезинде никеге турuu	<b>43</b>
Коопсуздук жана коргоо	<b>45</b>
ЖМК, байланыш жана Интернет	<b>47</b>
Ичүүчү сүү, санитария жана гигиена - WASH	<b>51</b>
Үй чарбаларда энергияны колдонуу	<b>56</b>
Миграция жана балдардын жашоо формасы	<b>58</b>
Социалдык төлөмдөр	<b>61</b>
Өспүрүмдөр	<b>64</b>
Гендердик теңдик	<b>68</b>

# Кыргызстан

## 2018

### Тандап алуунун жана сурамжылоонун мүнөздөмөсү



Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо

Жооп бергендердин үлүшү



Саны

Жооп бергендердин үлүшү

Үй чарбалары

Тандап алууга  
киргендер


7 200

Киши киргендөр

7 065

Сурамжылоого  
алынгандар

6 968



Аялдар (15–49 жаш)

Сурамжылоонун  
критерийлерине жооп...

5 826

Сурамжылоого  
алынгандар


5 742



5 жашка чейинки курактагы балдар

Критерийлерге жооп  
бергендер

3 552




Сурамжылоого алынган  
энелердин/балдарды  
караган адамдардын саны

3 546

Балдар (5–17 жаш)

Критерийлерге жооп  
бергендер

3 897



Сурамжылоого алынган  
энелердин/балдарды  
караган адамдардын саны

3 889

### Сурамжылоону ишке ашыруу

Аткаруучу мекеме:

Улуттук статистика  
комитети

Тандап алуу негизи:

Калкты жана түрак жай  
фондун каттоо 2009-ж.

Тизмелерди жана  
карталарды түзүү  
Май-Июль, 2018

Интервьюерлерди окутуу:  
Август, 2018


Жериндеги иштер:  
Сентябрь-Ноябрь, 2018

Суроолор тизмектери: Үй  
чарбасы  
Аялдар (15–49 жаш)  
5 жашка чейинки  
курактагы балдар  
Балдар (5–17 жаш)

Медициналык  
мекемелерден  
вакцинация тууралуу  
маалымат чогултуу  
боюнча суроолор


## Суралуучу калктын мүнөздөмөсү

Үй чарбалардын калкынын жаш курактык жана жыныстык түзүмү




Үй чарбалардын калкынын жаш курактык тобу жана жыныстык түзүмү бойонча пайыздык бөлүштүрүү

### Аялдардын профили



15-49 жаштагы аялдардын жана эркектердин негизги мүнөздөмөлөрү бойонча пайыздык үлүштөрү

### Балдардын жашоо шарттары\*



0-17 жаштагы балдардын жашоо шарттары бойонча пайыздык бөлүштүрүүсү

\*0-17 жаштагы балдар

Үй чарбалардын курамы жана мүнөздөмөсү  
Үй чарбасынын башчылары



Үй чарбалардын тандалган мүнөздөмөлөр бойонча пайыздык үлүшү

### Балдардын профили



5 жашка чейинки жана 5-17 жаштагы балдардын негизги мүнөздөмөлөрү бойонча пайыздык үлүштөрү

### Калктын региондук бөлүштүрүсү (пайыз)

Облустар	Үй чарбалар	Аялдар	5 жашка чейинки балдар	Балдар 5-17 жаш
<b>Кыргызстан</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Баткен	7	7	9	7
Жалал-Абад	17	16	19	16
Ысык-Көл	8	7	7	9
Нарын	5	4	4	5
Ош	21	21	24	20
Талас	4	4	4	5
Чүй	15	15	14	16
Бишкек ш.	19	22	14	18
Ош ш.	4	4	5	4

## Негизги идеялар

- Критерийлерге төп келген аялдардын, 5-17 жаштагы балдардын, 5 жашка чейинки балдарды караган адамдардын, үй чарбалары боюнча жоопторунун деңгээли дәэрлик 100 пайызды түздү.
- Үч үчарбаның экөөсүндө, жок дегенде 0-17 жаштагы бир бала бар.
- Дәэрлик 36% же үй чарбалардын учтөн биринде кеминде бир, 5 жашка чейинки бала бар.
- 8 пайыз балдар өзүнүн биологиялык ата-энеси менен жашашпайт. Калгандарынан 9 пайызы энеси менен гана жана 2 пайызы атасы менен гана жашашат.
- 29% үй чарбаны аялдар башкарышат.
- 5 жашка чейинки балдардын жарымынан көбүнүн(52%) энесинин/камкорчусунун билими жогорку, орто же негизги орто
- Ар бир төртүнчү бала энеси жогорку билимдүү үй бүлөдө жашайт.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк

жаатынданғы ЮНФПА фондунун мамлекеттік каржылоосу жана финансалық колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептін максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 тандап алуу жана сурамжылоо мүнөздөмөлөрү боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө

баяндаманын SR. 1.1, SR.5.1W, SR.5.2, SR.5.3 жана SR.2.3 таблицаларынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаңыз болот.

# Кыргызстан


## 2018

### Балдардын өлүмү



Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо

5 жашка чейинки курактагы балдардын өлүм коэффициенти



Мурда болгон изилдөөлөрдүн жылдары	Неонаталдык өлүм коэффициенти: SDG 3.2.2	Постнеонаталдыш өлүм коэффициенти	Ымыркайлардын өлүм коэффициенти	Балдардын өлүм коэффициенти	5 ж. чейинки курактагы балдардын өлүм коэффициенти: SDG 3.1.2
0-4	13	4	17	3	20
5-9	15	7	22	3	25
10-14	12	13	25	2	28

Неонаталдык өлүм:): жашоонун биринчи айында өлүү мүмкүндүгү

Постнеонаталдык өлүм: ымыркай өлүмү менен неонаталдык өлүмдүн ортосунда коэффициенттердин ар түрдүүлүгү

Ымыркай өлүмү (1q0): бир жашка чейинки куракта өлүү мүмкүндүгү

Бала өлүмү (4q0): бир жаштан беш жашка чейин куракта өлүү мүмкүндүгү

Бешжашкачейинкурактагыбала өлүмү (5q0): беш жашка чейинки куракта өлүү мүмкүндүгү

### Негизги идеялар

- Беш жашка чейинки курактагы балдардын өлүмү коэффициенти тириү төрөлгөн 1000 балага 19 баланы түзөт.
- Ымыркай өлүмү коэффициенти-17 бала, Неонаталдык өлүм коэффициенти тириү төрөлгөн 1000 балага - 13 бала, ошентип, бардык 5 жашка чейинки өлгөн балдардын 89% 1 жашка чейинки балдар түзөт, а калган  $\frac{1}{4}$  балдар бир жашка чейинки өмүрүнүн биринчи айында
- Болжөшкө чейинки балдар өлүмүнүн коэффициенти айыл жергесинде жакыр квантилдеги үй чарбаларда жана ошондой эле билим деңгээли төмөн энелердин балдары арасында көбүрөөк.
- 5 жашка чейинки балдар өлүмүнүн деңгээли, төрөттөр арасы 2 жыл ичинде болгондор,
- төрөттөр арасы 4 жана андан көн жыл болгондордо караганда 3,6 жолу көп (29 өлгөн бала тириү төрөлгөн 1000 балага 8өлгөн бала).
- Акыркы 15 жылда, 5 жашка чейинки балдар өлүмүнүн көрсөткүч түрүктүү төмөндөп келет.

## Балдар өлүмүнүн айырмачылыктары

Социалдык-экономикалык мүнөздөмөлөр жана жери боюнча бөлүү менен 5 жашка чейинки курактагы балдардын өлүм коэффициенти




Демографиялык тобокелдик факторлору боюнча бөлүү менен 5 жашка чейинки курактагы балдардын өлүм коэффициенти



Социалдык-экономикалык мүнөздөмөлөр, жашаган жери жана демографиялык тобокелдик факторлору боюнча бөлүү менен сурамжылоогочейинки, 5 жашка чейинки курактагы балдардын өлүм коэффициенти ( ) – көрсөткүчтөр 250-499 такталбаган байкоолорго негизделген.

## 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн тенденциялары



Жогоруда көрсөтүлгөн графиктеги маалыматтын баштапкы берилмелерин, ККИ 2018, ККИ 2014, ККИ 2006 и МДИ 2012, UNIGME тышкары, баяндамаларынан алынды, аталган баяндамаларды БУУ нүн өлүмдү баалоо боюнча мекемелер аралык тобунун порталынан жүктел алсаңыз болот.

Балдар өлүмү боюнча маалыматтын баштапкы берилмелери [www.childmortality.org](http://www.childmortality.org) БУУнун өлүмдү баалоо боюнча мекемелер аралык тобунун порталында жарыяланат. Бир булактан алынган маалыматтар БУУнун өлүмдү баалоо боюнча мекемелер аралык тобунун порталында айрымаланышы мүмкүн, себеби, БУУнун өлүмдү баалоо боюнча мекемелер аралык тобу баалоолорду қыска убакыт аралыгын же календарлык жылдарды(эгер маалымат бар болсо) колдону менен кайра санап чыгат.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатынданыгы ЮНФПА фондунун

мамлекеттik каржылоосу жана финансыйлык колдоосу менен көрсөтүлгөн.

Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 балдардын өлүмүнө тиешелүү боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу.

Серепте көрсөтүлгөн маалыматты сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманын

CS.1, CS2 жана CS3 таблицаларынан таба аласыздар

Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018




### Төрөлүү жана төрөлүүнү пландоо

Көп көрсөткүчтөр  
боюнча кластердик

#### Төрөлүү




##### Төрөлүүнүн жаш курактык коэффициенти



Төрөттүн жаш курактык коэффициенти (ТЖКК) - бул 1000 аялга эсептегенде көрсөтүлгөн ошол эле мезгилге белгилүү бир жаш курактык топто аялдардын орточо санына мурдагы 3 жылда тириү төрөлгөндөрдүн санынын катышы.

##### Төрөлүүнүн суммаланган коэффициенти



Төрөлүүнүн суммаланган коэффициенти- бул 15-49 жаш курагындагы аялдардын беш жылдык жаш курактык топторуна эсептелген төрөттүн жаш курактык коэффициенттеринин суммасы. ТСК төрөттүн чурчадыгы деңгээлин сактоодо бутундей репродуктивдүү мезгил ичинде (50 жашка) бир аял төрөй турган балдардын орто санын билдириет.

##### Өспүрүмдөр арасында төрөт коэффициенти (15-19 жаш); 3.7.2 ТӨМ



15-19 жаш курагындагы аялдар арасында төрөттүн жаш курактын коэффициенти


ТӨМ 3.7.2 көрсөткүчү өспүрүмдөр арасында төрөттүн жаш курактык коэффициенти, ТӨМ 3.7 максатына кирет: 2030-жылга чейин жыныстык жана түкүм улоо саламаттыгы үчүн жалпы жеткиликтүүлүкту иш чаралар менен камсыз кылуу, үй-бүлөнү пландаштыруу, маалымат таркатуу жана билим беруу, ошону менен бирге түкүм улоо саламаттыгын мамлекеттик стратегияларга жана программаларга киргизүү.

Өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугун азайтуу жана бул нерсеге алып келген көпчүлүк себептерди жоюу сексуалдык жана түкүм улоолук саламаттыктын жакшыртуусуна жана өспүрүмдөрдүн социалдык-экономикалык бакубаттуулугуна алып келет. Кыздардын эрте кош бойлуулугун алдын алуу, алардын ден соолугунун саламаттыгын сактоо жана ымыркайлардын өлүмүнүн кыскаруусу өтө маанилүү иш-чара болуп эсептелет.

## Төрөлүнү пландоо

### Ар кандай мүнөздөмөлөр боюнча төрөлүнү пландоожолдору


Үкманын түрү\* боюнча



Жерибоюнча



Жашы боюнча



Аялдын билими боюнча

Эч кандай ыкманы колдонбайт  
Салттуу ырма  
Заманбап ырма

Жогорку



Жетиштүү жашоо квинтили боюнча




Контрацепциянын тигил же болу ыкмаларын колдонгон (же өнөктөшү колдонгон) азыркы учурда расмий (эмес) никеде турган 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү.

\*Контрацепциянын заманбап ыкмалары төмөнкүлөрдү камтыйт: аялдар жана эректер стерилизациясы, ВМС, инъекция, импланттаттар, таблеткалар, эректер жана аялдар презервативдери, диафрагмалар, көбүк/гель

Салттуу ыкмаларда мэзгилдүү өзүн кармай билүү, үзүгүлтүккө учуралган жыныстык катыш жана башка ыкмалар колдонулат.

### Төрөлүнү пландоодогу керектөөлөрдү канаттандыруу

#### Төрөлүнү пландоодогу керектөөлөрдү канаттандыруу – Төрөт аралыгы



Никеде турган жана төрөлүнү пландоого керектөөсү канаттандыган (төрөттөр аралыгы боюнча) 15-49 жаш курагындагы аялдардын жалпы мүнөздөмөлөр боюнча пайыздык үлүшү

#### Төрөлүнү пландоодогу керектөөлөрдү канаттандыруу – Чектөө



Никеде турган жана төрөлүнү пландоого керектөөсү канаттандыган (Чектөөлөр боюнча) 15-49 жаш курагындагы аялдардын жалпы мүнөздөмөлөр боюнча пайыздык үлүшү

## Конtraceпцияны заманбапыкмалары менен канаттаандырылган, үй-бүлөнү пландоодокеректөө – ТӨМ 3.7.1



### Төрөлүү жана төрөлүүнү пландоо, региондор боюнча маалымат


Облустар	Өспүрүмдөр арасында төрөө коеffициенти	Төрөлүүнүн суммаланган коеffициенти	18 жашка чейинки бала төрөө	Никеде турган жана заманбап контрацепция ықмасын колдонгон аялдар	Төрөлүүнүн пландоону канаттандырлых керектөө	Заманбап ықмалардын жардамы менен контрацепцияны канаттандырлых керектөө
Кыргызстан	50	4	3	38	19	67
Баткен	(52)	(4)	2	26	28	49
Жалал-Абад	(65)	(5)	5	25	21	56
Ысык-Көл	41	4	2	35	19	65
Нарын	(64)	(5)	2	48	12	80
Ош	90	5	2	37	16	71
Талас	(*)	(*)	7	50	13	79
Чүй	50	4	2	45	19	71
Бишкек ш.	6	3	2	46	20	70
Ош ш.	77	4	3	39	17	71

\*18 жашка чейинки тириү балдарды төрөгөн 20-24 жаштагы аялдардын пайызы


(\*) - көрсөткүчтөр 125 кем эмес такталбаган байкоолорго негизделген ( ) -  
көрсөткүчтөр 125-499кем эмес такталбаган байкоолорго негизделген

## Бойдон алдыруулар

Минимум бир жолу индуцирленген боюнан алдырууну жасаткан аялдардын пайыздык үлүшү



Аялдар арасында бойдон алдыруунун саны боюнча пайыздык бөлүштүрүүсү



Качандыр бир жолу индуцирленген боюнан алдырууну жасаткан аялдардын пайыздык үлүшү жана бойдон алдыруунун саны бонча пайыздык бөлүштүрүүсү

## Негизги идеялар

- Кыргызстанда суммардык төрөт коэффициенти изилдөөнүн негизинде бир аялга 3.9 төрөлүү туура келет ;
- Айыл жергесинде, ошондой эле жашоо-турмушунун дөнгөэли төмөн жана билими төмөнку баскычтагы аялдардын төрөтү жогору;
- Өспүрүмдөр арасындагы төрөт в айыл жергесинде шаар аймактарына караганда 2 эсे жогору (1000 аялга 32ге каршы 64 ымыркай);
- Никеси бар аялдардын үчтөн бирден кебүү (39%) контрацепциянын кайсы бир ыкмасын колдонгон, анын ичинде • аялдардын 38% - контрацепциянын заманбап ыкмаларын колдонгон;
- Шаар жеринде, ошондой эле билими жогорку баскычтагы жана • жашоо-турмушунун дөнгөэли
- жогору жашаган аялдардын арасында контрацепциянын ыкмаларын колдонгондордун үлүшү жогору;
- 15-19 жаштагы өспүрүмдөр бойго жеткен аялдарга караганда контрацепция каражаттарын сейрек колдонушат. Бул курактагы аялдардын 7% гана контрацепциянын тигил же бул ыкмасын колдонот;
- Никеси бар аялдардын 39% төрөттү пландоодо канааттандырлык керектөгө ээ (24% - төрөт мөөнөтүн пландоо учун жана 15% - төрөттү чектөө учун);
- Үй-бүлөнү пландоого муктаж болгон үй-бүлөлүү аялдардын 67% ы контрацепциянын заманбап ыкмаларынын жардамы менен канааттандырылды.
- 15-49 жаштагы никеси бар аялдардын 19% үй-бүлөнү
- пландоо боюнча муктаждыктары канааттандыраарлык эмес .
- Жалпысынан алганда, 15-49 жаштагы аялдардын 9.7% бойдон алдыруу жасаткан. Жасалма боюнан алдыруу кылган көпчүлүк аялдар бир гана жолу боюнан алдырганын билдиришкен (57,8 пайыз); 37,3 пайызы эки-уч жолу жасалма боюнан алдыруу жасаткан, дәэрлик 5 пайызы төрт же андан көп боюнан алдырууну жасаткан. Жасалма бойдон алдыруулардын дәэрлик көпчүлүгү Ош (13,2% ) , Чүй (13,1%) жана Жалал-Абад (12,7%) шаарларында, ошондой эле 29-35 жаш курактагы аялдар (17,4%) арасында болгон.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (КККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык КККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Ююмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк

жаатындагы ЮНФПА фондунун мамлекеттик каржылоосу жана финанссылык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, КККИ Кыргызстан, 2018 Төрөлүү жана төрөлүүнүн пландоо боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы

жөнүндө баяндаманын ТМ1.1, ТМ 2.1, ТМ2.2W, ТМ2.3W, ТМ3.1 жана ТМ3.3 таблицаларынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018

### Эненин жана ымыркайдын саламаттыгын коргоо




Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо

Эненин жана ымыркайдын саламаттыгын  
коргоонун негизги элементтери




#### Эненин жана ымыркайдын саламаттыгын коргоо, чөйрөлөр боюнча бөлүү




Акыркы 2 жылда тириү бала төрөгөн жана акыркы төрөттүү тириү баланы төрөө менен аяктаган, квалификациялуу медициналык кызметкердин катышуусунда өткөн 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү (**ТӨМ 3.1.2**), акыркы тириү баланы төрөгөндөн кийин медициналык мекемеде болгон, Медициналык мекемеде жайгашкан учурда же төрөлгөндөн кийин алгачкы 2 суткада төрөттөн кийинки байкоо үчүн келген же төрөлгөндөн кийин үйүнө чыккан абалда байкоодо болгондор, чөйрөлөр боюнча

#### Төрөткө чейинки байкоонун алкагында биринчи кароо



Акыркы 2 жылда тириү бала төрөгөн жана тириү бала төрөөгө алып келген акыркы кош бойлуулук ичинде минимум бир жолу квалификациялуу медициналык персоналдан байкалган жана төрөткө чейинки байкоо алкагында убакты боюнча биринчи көзөмөлгө көлгөн 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү.

#### Төрөткө чейинки байкоолор менен камтуу




Төрөткө чейинки байкоонун алкагында кан басымы жок дегендө биринчи жоло өлчөнгөн жана заара жана кан сынамы алынган, жана төрөткө чейинки байкоо мезгилинде алар сунуштагандыгын жана алар ВИЧ тестиirlөөдөн өтүүгө макул болгон жана жыйынтыгын алган акыркы 2 жылда тириү бала төрөгөн жана акыркы кош бойлуулуктан кийин тириү бала төрөгөн 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү.

## Төрөткө чейинки байкоолор менен камтуу ар кандай мүнөздөмөлөр боюнча




Акыркы 2 жылда тириү бала төрөгөн жана тириү бала төрөөгө алып келген акыркы кош бойлуулук ичинде бирден кем эмес жана 4төн кем эмес жолу квалификациялуу медициналык персоналдын байкоосунда болгон 15-49 жаш курагындағы аялдардын пайыздық үлүшү.

## Кесардык кесүү, ар кандай мүнөздөмөлөр боюнча



Ар кандай мүнөздөмөлөр боюнча, акыркы 2 жылда тириү бала төрөгөн жана акыркы тириү баланы төрөтүү кесардык кесүү менен болгон 15-49 жаш курагындағы аялдардын пайыздық.

## Ымыркайларды төрөттөн кийинки кароо




■ Медициналык мекемеден чыккандан кийин ымыркайга ТКБ үчүн баруу: Ошол эле күнү

■ Медициналык мекемеден чыккандан кийин ымыркайга ТКБ үчүн баруу: 2 күндөн кийин


Төрөлгөндөн кийин үйүнө чыккан абалда байкоод болгон, акыркы 2 жылда тириү бала төрөгөн жана акыркы тириү төрөлгөн балдары 15-49 жаш курагындағы аялдардын Облустар боюнча пайыздык үлүшү

## Төрөттөн/төрөлгөндөн кийин 2 күн ичинде ТКБ, ар кандай мүнөздөмөлөр боюнча.



Акыркы еки жылда тириү бала төрөгөн, ага ылайык энеси жана баласы төрөттөн кийинки алгачкы еки күндө каралгандыгы боюнча 15-49 жаш курагындағы аялдардын ар кандай мүнөздөмөлөрү боюнча пайыздык бөлүштүрүү.

## Жаңы төрөлгөндөрдү төрөттөн кийин байкоо кызматтары менен камттуу



Акыркы 2 жылда тириү бала төрөгөн, акыркы тириү төрөлгөн баласы төрөлгөндөн кийин дароо кургатылган 15-49 жаш курагындағы аялдарды пайыздык бөлүштүрүү, "териден териге" байланышын камсыздаган балдардын пайыздык үлүшү жана баланы биринчи жуунткан убакытка ылайык ар кандай мүнөздөмөлөрү боюнча пайыздык бөлүштүрүү.

## Эненин жана ымыркайдын саламаттыгын коргоо боюнча регионалдык маалыматтар

Облустар	1ден кем эмес жолу квалификациял уу медициналык персоналдын төрөткө чейинки байкоосу	4төн кем эмес жолу квалификаци ялуу медициналык персоналдын төрөткө чейинки байкоосу	квалификаци ялуу акушерлер	Медициналы к мекемедеги төрөттөр	Энени төрөттөн кийин 2 күндүн ичинде кароо	Ымыркайды төрөттөн кийин 2 күндүн ичинде кароо
Кыргызстан	100	94	100	100	96	98
Баткен	100	99	100	100	99	99
Жалал-Абад	100	90	99	98	96	98
Ысык-Көл	100	98	100	100	96	99
Нарын	100	91	100	100	93	98
Ош	100	95	100	100	98	98
Талас	100	93	100	100	91	95
Чүй	99	92	100	100	97	98
Бишкек ш.	99	96	100	100	94	98
Ош ш.	100	99	100	100	98	100

Көрсөткүчтөрдүн аныктамалары жогорудагы таблицаларда берилген.

## Негизги идеялар

- Төрөткө чейинки жардам 99,8% медициналык мекемеде көрсөтүлөт, мында көпчүлүк учурларда төрөткө чейинки жардам дарыгер (84%) жана 15%-дан көбү - медайымдар, акушер жана фельдшерлер көрсөтөт.
- Аялдардын 94,3 пайызы аз дегенде көрүнүгө төрт сапары болгон, ошол эле учурда 5 пайызы каалаган тейлөөчүгө 1-3 сапары болгон.
- Кош бойлуу аялдардын жок дегенде 99,8 пайызы квалификациялуу медициналык кызматкерлер менен камтылган. Бирок аялдардын 70% гана кош бойлуулук учурuna камсыздандыруу полисин алган.
- Төрөткө чейинки жардам алган бардык кош бойлуу аялдар (99 пайыз), төрөткө чейинки жардам пакетинин алкагында заара жана кан анализи алынган жана кан басымынын ченелген (98 пайыз). Аялдардын 77% кош бойлуулук учурунда жашыруун жүгүштуу аныктоо учун тымызын бактериурия боюнча заара анализи алынган.
- Төрөттөрдүн 91% квалификациялуу дарыгерлер, 8% - медайымдар жана акушерлер тарабынан жасалат (Ысык-Көлдө 15% - акушерлер тарабынан).
- Кесар кесүүсү көбүнчө Бишкек шаарында 14,9% жана Чүй облусунда 14,8% жасалат. Кесар кесүүсү Жалал-Абад (4%) ооруканаларында ётө төмөн болуп саналат. Кесар кесүүсүнүн
- Энэ жогорку үлүшү жашоо турмушу жетиштүү энелердин арасында байкалган (11,9% - жашоо турмушу жакшы, 4% - жакыр энелер арасында).
- Төрөттөн кийинки кароодон ошол эле күнү өткөн аялдардын үлүшү, ар башка региондордо көнциири чектерде өзүнчө өзгөрүп турат: Чүй облусунда 0,8% жана Ош облусунда 1% дан Ысык-Көл облусунда 12,2% га чейин. Төрөттөн чыгарылгандан эки күндөн кийин эн төмөнкү - 6,9% Баткен облусунда жана эн жогорку -26,9% Нарын облусунда.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (КККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык КККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындағы ЮНФПА фондунун мамлекеттик каржылоосу жана

финанслык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, КККИ Кыргызстан, 2018 Эненин жана ымыркайдын саламаттыгын коргоо боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманын ТМ.4.1, ТМ.4.2, ТМ.4.3, ТМ.5.1, ТМ.6.1, ТМ.6.2, ТМ.8.2, ТМ.8.4, ТМ.8.5,

ТМ.8.6, ТМ.8.7, ТМ.8.9 ТМ.11.5, ТС.6.9 жана ТС.7.1 таблицаларынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды [mics.unicef.org/surveys](http://mics.unicef.org/surveys) сайтынан тапсаңыз болот

# Кыргызстан

## 2018

### АИВ/СПИД




Көп көрсөткүчтөр боюнча  
клasterдик сурамжылоо

#### АИВ көрсөткүчтөрү


##### Билүү

АИВ алдын алуунун эки ыкмаларын билген (бир ишенимдүү инфицирленбegen өнөктөштүк барлыгы жана ар бир сексуалдык катнашта презервативди колдонуу), дени сак адам АИВ инфицирленгендигин билүү жана ВИЧ жугузуу түуралуу эки туура эмес түшүнүктөрдү кабыл албаган аялдардын пайыздык үлүшү.




##### Социалдык басмырлоо

СПИД түуралуу уккан жана ВИЧ менен жашаган адамдарга карата басмырлоо мамилесин көрсөткөн: 1) АИВ бар дүкөндүн ээсинен же сатуучудан жаңы жемиштерди сатып алмак эмес жана 2) АИВ менен жашаган балдар АИВ жок балдар менен чогуу мектепке баруусуна үруксаат берилбеши керек деп эсептеген 15-49 жаш курагындағы аялдардын пайыздык үлүшү




##### Тестиirlөө

Акыркы 12 айда тестиirlөөдөн өткөн жана жыйынтыгын билген аялдардын пайыздык үлүшү



##### Төрөткө чейинки байкоо мезгилинде ВИЧ- тестиirlөөнү камтуу

Жакын арада тириү баланы төрөө менен аяктаган көш бойлуулук учурунда, төрөткө чейинки байкоо алкагында АИВке тестиirlөө сунушталган, кийин тестиirlөөдөн өтүп анын жыйынтыгын алган жана ошондой эле деп соолугу жана АИВ-консультациялоо түуралуу маалымат алган аялдардын пайыздык үлүшү.




##### Негизги идеялар

- 15-49 жаш курактагы аялдардын учтөн биригин гана ВИЧ/ СПИД жөнүндө жетиштүү маалыматы бар;
- ВИЧ оорусун жуктуруп алуу боюнча жаңылыш ойлор көп көздешет: изилдөөлөрдүн маалыматына ылайык 57% аялдар ВИЧ чиркейдин чагуусу аркылуу берилиши мүмкүн эмес экенин билишет , жана 73% ы - ВИЧ-ооруулуу менен биргелешип тамактануу аркылуу ВИЧ берилиши мүмкүн эмес экенин билишет ;
- Изилдөөнүн маалыматтары боюнча ВИЧ менен жашаган адамдарды билинээрлик бөлүү байкалат: 15-49 жаш курактагы аялдардын 60% ВИЧ-ооруулуу сатуучудан жашылча сатып алуудан баш тартса жана 45%ы ВИЧ-инфекция жүккан балдарга мектепке дени сак балдар менен бирге барууга тыюу салуу керек деп эсептешет;
- Акыркы 12 айда ВИЧ тестиirlөөдөн өтүп, 20-49 жаш курактагы аялдардын 20 пайызы өз жыйынтыгын билет, ал эми 52 пайызы гана төрөткө чейинки көзөмөл учурунда ВИЧ тестиirlөөдөн өтүшүп, өз жыйынтыктарын билип жана ВИЧ суроолору боюнча тесттен кийинки кеңеш алышты;
- ВИЧ жөнүндө ар тарааптуу билимдин деңгээли 15-24 жаштагы жаш аялдардын арасында репродуктивдүү курактагы аялдарга караганда бир аз төмөн.
- ВИЧ – инфекциясын алдын алуу үчүн презервативдерди пайдалануу боюнча билим деңгээли 75% ды, эн азы Баткен шаарында 58% ды түзөт.


## Негизги мүнөздөмөлрү боюнча АИВ көрсөткүчтөрү

### 15-24 жаш курагындагы аялдардын АИВ түуралуу билиминин барлыгы\*



\* Жыныстык жол аркылуу ВИЧ жүгүзүп алуунун алдын алу ыкмаларын түура атап берген жана ВИЧке карата тараган түура эмес түшүнүктөрдү чetке каккан 15-24 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү

### Акыркы 12 айда АИВге тестиirlөө



Акыркы 12 айда ВИЧке тестиirlөөдөн өткөн жана жыйынтыгын билген, 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү

### АИВ тестиirlөөсү боюнча регионалдык маалымат

Облустар	Акыркы 12 айда тетиirlөөдөн өткөн аялдар	Төрөткө чейинки кароо алкагында тестиirlөөдөн өткөн аялдар
Кыргызстан	20	52
Баткен	23	58
Жалал-Абад	25	42
Ысык-Көл	14	77
Нарын	23	54
Ош	19	67
Талас	24	51
Чүй	15	36
Бишкек ш.	18	41
Ош ш.	22	44

**Акыркы 12 айда АИВ тестиirlөө:** Акыркы 12 айда ВИЧке тестиirlөөдөн өткөн жана жыйынтыгын билген, 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү

**Төрөткө чейинки кароо алкагында АИВ тестиirlөө:** Жакын арада тириү баланы төрөө менен аяктаган кош бойлуулук учурунда, төрөткө чейинки байкоо алкагында АИВке тестиirlөө сунушталган, кийин тестиirlөөдөн өтүп анын жыйынтыгын алган жана ошондой эле дөн соолугу жана АИВ-консультациялоо түуралуу маалымат алган аялдардын пайыздык үлүшү.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БҰУнун калк жаатындагы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финанссылык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 АИВ/СПИД жана сексуалдык жүрүм-турум боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманын ТМ10.1W, ТМ10.2W, ТМ11.1W, ТМ11.3W, ТМ11.4W,

ТМ11.5 жана ТМ11.6W таблицаларынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018

### Кургак учук




Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо



#### Кургак учуктун көрсөткүчтөрү

##### Жүгүү жолдорун билүү

Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө аба аркылуу кургак учук жуга турғандыгын билген аялдардын пайыздык үлүшү




##### Симптомдорун билүү

Кургак учуктун бардык кеңири тараган белгилерин билген (бир нече жумага созулган жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү, алсыроо/чарchoo), 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү




##### Кургак учук айыга турганын билүү

Кургак учукту толугу менен айыктыруу мүмкүн экендигин билген 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү



##### Кургак учугу бар адамдарга мамиле

Үй –булө мүчесүндө кургак учук бар экендигин жашыруун сактоону түрура көргөн аялдардын пайыздык үлүшү



#### Негизги идеялар

- Аялдардын 80% ашусу кургак учук аба аркылуу жөтөл же чүчкүрүү убагында өткөрүлүп берилерин билишет;
- 15-17 жаш курактагы кыздардын 5%дан ашусу кургак учук тууралуу угушкан эмес;
- Болжол менен 4% аялдар кургак учуктун үч абдан жайылган симптомдорун (бир нече жума жөтөлү, температура, чарchoо/алсыздык) билишет;
- Аялдардын 83,5% кургак учукту толугу менен айыктыrsa болорун билишет жана аялдардын үчтөн бири үй-булө мүчесүнүн кургак учук менен ооруганын жашыруун сыр болушун каалашат.


## Күргак учуктун негизги мұнәздемелрү боюнча көрсөткүчтерү

### Жүгүү жолдорун билүү\*



\* Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө аба арқылуу күргак учук жуга турғандыгын билген 15-49 жаш курагындағы аялдардың пайыздық үлүшү

### Күргак учук симптомдору



### Күргак учук боюнча регионалдык маалыматтар

Облустар	Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө аба арқылуу күргак учук жуга турғандыгын билгендер	Күргак учуктун бардык үч эң көңири тараган симптомдорун билгендер	Күргак учук айыга турғанын билгендер	Үй-бүлө мүчөсүндө күргак учук бар экендигин жашыруун сактоону туура көргөндөр
<b>Кыргызстан</b>	<b>86</b>	<b>4</b>	<b>84</b>	<b>28</b>
Баткен	83	9	85	22
Жалал-Абад	86	5	85	32
Ысык-Көл	87	4	89	14
Нарын	86	6	91	20
Ош	81	4	82	13
Талас	88	2	85	14
Чүй	81	1	80	48
Бишкек ш.	95	2	82	35
Ош ш.	83	4	84	31

Күргак учук тууралуу уккан жана күргак учукту жүктүрүү жолдору тууралуу билген 15-49 жаш курагындағы аялдардың пайыздық үлүшү

Көп көрсөткүчтер боюнча кластердик сурамжылоо (КККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык КККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлген. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындағы ЮНФПА фондунун

мамлекеттik каржылоосу жана финансалык колдоосу менен көрсөтүлтөн. Бул серептин максаты, КККИ Кыргызстан, 2018 Күргак учук боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтығы жөнүндө баяндаманын TM13.1W, TM13.2W, TM13.3W таблицаларынан таба аласыздар

Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтығы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды [mics.unicef.org/surveys](http://mics.unicef.org/surveys) сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018


### Балдардын ден соолугу жана ооруларды дарылоо



Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо


#### Эмдөө

##### Жашоонун биринчи 12 айы ичинде эмдөө жасалгандар




Вакцинаболтурбоочу балдар оорууларына жасалган эмдөөлөрдүн (жалпы камтуу)  
12-23 ай жана 24-35 ай курагындагы балдардын пайыздык үлүшү

##### Негизги жана бардык антигендер менен камтуу




Вакцинаболтурбоочу балдар оорууларына жасалган  
эмдөөлөрдүн (жалпы камтуу) 24-35 ай курагындагы  
балдардын пайыздык үлүшү

##### Негизги антигендер менен камтуудагы айырмачылыктар



Вакцинаболтурбоочу балдар оорууларына жасалган эмдөөлөрдүн (жалпы камтуу)  
12-23 ай жана 24-35 ай курагындагы балдардын жалпы мүнөздөмөлөр боюнча  
пайыздык үлүшү


##### Негизги антигендер менен жалпы камтуу



Вакцинаболтурбоочу балдар оорууларына жасалган  
эмдөөлөрдүн (жалпы камтуу) 12-23 ай жана 24-35 ай  
курагындагы балдардын пайыздык үлүшү

## Диарея

### Диареяга байланыштуу медициналык жардамга кайрылуу



Акыркы эки жумада диареясы болгон, ошондуктан консультацияга же дарылоого кайрылган 0-59 ай курагындағы балдардың пайыздық үлүшү


### Диареяга байланыштуу медициналык жардамга кайрылуудагы төңсиздик



Акыркы эки жумада диареясы болгон, ошондуктан консультацияга же дарылоого кайрылган 0-59 ай курагындағы балдардың пайыздық үлүшү


### Диарея учурунда тамактандыруу

■ демейдегиден бир топ аз ■ Демейдегиден азыраак ■ болжол менен ошондой эле ■ Көп ■ Жегенге эч нерсе берген эмес




Акыркы эки жумада диарея болгон, диарея учурунда аларга берген суюктутун жана тамактын көлөмү боюнча 0-59 ай курагындағы балдардың пайыздық бөлүштүрүү

### Оралдык- регидратациялык түздар (OPT) менен диареяны дарылоо




Акыркы 2 жумада диарея менен ооруган жана Оралдык-регидратациялык түздар (OPT) менен дарылпнгн 0-59 ай курактагы балдардың пайыздық үлүшү.

### Оралдык- регидратациялык түздар (OPT) жана цинк эритиндиcи менен диареяны дарылоо



Акыркы 2 жумада диарея менен ооруган жана Оралдык-регидратациялык түздар (OPT) жана цинк эритиндиcи менен дарыланган 0-59 ай курактагы балдардың пайыздық үлүшү.


### Оралдык- регидратациялык түздар (OPT) менен диареяны дарылоо жана тамактандыруу



Акыркы эки жумада диарея болгон, муун менен катар ичме регидратациялык терапия (ИРТ) алган жана муун менен катар тамак ичүүү уланткан 0-59 ай курагындағы балдардың пайыздық үлүшү

## Дене табы көтөрүлүү

Медициналык жардамга дене табы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кайрылуу



Акыркы 2 жумада дене табы жогорулаган, ушуга байланыштуу консультация же дарылоого алган 0-59 ай курактагы балдардын кызмат алуу балуктары боюнча пайыздык үлүшү

**Балдар ооруларына байланыштуу медициналык жардамга кайрылуу боюнча регионалдык маалыматтар**

Облустар	Медициналык жардам үчүн медициналык мекемеге же врачка кайрылуу:	
	Диарея	Дене табы көтөрүлүү
<b>Кыргызстан</b>	<b>43</b>	<b>48</b>
Баткен	(*)	(*)
Жалал-Абад	40	39
Ысык-Көл	38	56
Нарын	43	48
Ош	54	43
Талас	(*)	(*)
Чүй	33	43
Бишкек ш.	(*)	63
Ош ш.	42	67

(\*) - көрсөткүчтер 25 кем эмес өлчөнбөгөн байкоолорго негизделген.

Медициналык жардамга дене табы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кайрылуу маалыматындағы тенсиздик



Акыркы 2 жумада дене табы жогорулаган, ушуга байланыштуу медициналык мекемеден же врачтан консультация же дарылоого алган медициналык кызматтарды жеткирүүчүгө кайрылган 0-59 ай курактагы балдардын пайыздык үлүшү

## Негизги идеялар

- Ич өтүү жана безгек менен ооруган балдардын энелеринин жарымы гана мамлекеттик же жеке саламаттык сактоо мекемелерине медициналык жардам алуу үчүн медициналык жардам алуу үчүн чейинкиге караганда суюктукту азыраак алышкан, ал эми 11 % балдарга суюктук берилген эмес, бул клиникалык протоколго дал келбейт.
- Ич өтүү оорусу менен ооруган балдардын энелеринин 61% ооруу учурунда эмизүүнү жана регидрациондук тузду берүүнү улантышкан, ал эми балдардын 9% гана клиникалык протоколунун сунуштоосуна ылайык цинк алышкан.

Көп көрсөткүчтер боюнча кластердик сурамжылоо (КККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык КККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындағы ЮНФА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финансалык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, КККИ Кыргызстан, 2018 Балдардын ден соолугу жана ооруларды дарылоо боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайлуттуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманын ТС3.1, ТС3.2, ТС3.3,

ТС6.10 жана ТС6.11 таблицаларынан таба аласыздар Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсанды болот.

# Кыргызстан


## 2018

### ЫМЫРКАЙЛАРГА ЖАНА ЭРТЕ ЖАШ КУРАКТАГЫ БАЛДАРГА ТАМАК БЕРҮҮ

MICS

Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо

ЫМЫРКАЙЛАРГА ЖАНА ЭРТЕ ЖАШ КУРАГЫНДАГЫ  
БАЛДАРГА ТАМАК БЕРҮҮ



**Бала эмизүүнү эрте баштоо:** Балдардын 81% бала төрөлгөндөн кийинчи саатта төшүнө коюлган ымымкальдардын пайыздык үлүшү. **Эмчек гана эмизүү:** Эмчек гана эмген, 0-5айга чейинки курактагы ымымкальдардын пайыздык үлүшү. **Катуутамакты колдонуу:** Катуу же жарым-жартылай катуу тамак жеген балдардын пайыздык үлүшү.

**Минималдуу тамакар түрдүүлүгү:** Сунушталган тамак-ар топторунун көп санынан 5 же андан ашык тобун алган 6-23 ай курагындағы балдардын пайыздык үлүшү. **Минималдуу жыштык менен тамактандыруу:** катуу, жарым жартылай катуу же жумшак тамакты жеген 6-23 ай курагындағы балдардын пайыздык үлүшү.

**Минималдуу жол берилген тамактануу рациону:** тамактануусу минималдуу ар түрдүү болгон жана минималдуу жыштык менен ичен 6-23 ай курагындағы балдардын пайыздык үлүшү.

**1 жакшак чейин эмчек эмизүү:** эмчек эмген 12-15 ай курагындағы балдардын пайыздык үлүшү. **2 жакшак чейин эмчек эмизүү:** эмчек эмген 20-23 ай курагындағы балдардын пайыздык үлүшү.

### Негизги идеялар

• Балдардын 81% бала төрөлгөндөн кийинчи саатта төшүнө коюлган ымымкальдардын пайыздык үлүшү. Жайгаштырылат, мында кесарча кесүү менен төрөлгөндөрдүү көкүрөккө эрте жайгаштыруунун көрсөткүчтөрү төмөн бойдан калууда (17%).

• Наристени көкүрөккө эрте жайгаштыруунун көрсөткүчтөрү айыл түргундарынын, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жана жогорку билимдүү энелердин арасында белгилендиди.

• 6 айга чейин эмчек эмизип гана багуунун көрсөткүчү 46% ды түзүп, төмөн бойдан

калууда, ал эми максаттуу көрсөткүч 80% дан төмөн эмес. Бул көрсөткүч 4-5 айга кескин кысқарат (71% дан 30% га чейин).


- Дээрлик ар бир онунчу бала (13%) төрөт үйүндө сүт аралашмалары ала баштайт, бул келечекте изилдениши талап кылышат (энэ же бала тараптан каршы көрсөтмөлөр, энэ сүтүн алмаштыруучуларды жылдыруу ж. б.).
- 6 айдан ашкан балдардын жалпысынан 43% тамак-аштын минималдуу жол берилген рационун алышат, бул тамактануунун эрежесин бузулардын

жогорку таралыш себептеринин бири болуп эсептелет.

- Тамактануунун минималдуу ар түрдүүлүгү шаардык, камсыз кылышкан үй-бүлөлөрдүн жана жогорку билими бар энелердин жана 18-23 ай жаштагы балдар арасында жогору болуп саналат.
- Тамактануунун минималдуу түрдүүлүгүнүн эң төмөнкү дөңгөлөли Баткен облусундагы балдардын арасында (27%, ал эми жалпы республика боюнча 60%).


## Ымыркайларга жана эрте жаш курактагы балдарга тамак берүү: тендикин

### Бала эмизүүнү эрте баштоо



Төрөттөн кийинки биринчи saatta төшүнө коюлган ымыркайлардын жалпы мүнөздөмөлөрү боюнча пайыздык үлүшү

### Ымыркайларга жана эрте жаш курактагы балдарга тамак берүү: ымыркайлардын тамактануусу




Эмчек эмгөн, эмчек сүтү жана таза суу ичен, эмчек сүтү жана Сүттү камтыбаган сүюктүктөрдү ичен, эмчек сүтү жана сүттүн негизиндеги гана сүюктүктөрдү ичен, эмчек сүтү жана кошумча азық жана эмчек эмбеген 0-5 ай курагындағы ымыркайлардын пайыздык үлүшү

Ескертуу: 1) Таза суу берилиши мүмкүн; 2) Таза суу жана сүттү камтыбаган сүюктүктөр болушу мүмкүн; 3) Таза суу, сүттү камтыбаган сүюктүктөр жана жөнүлдүштүрүлгөн сүюктүктөр болушу мүмкүн; 4) Таза суу, сүттү камтыбаган сүюктүктөр, сүттү камтыгандын сүюктүктөр жана жөнүлдүштүрүлгөн сүюктүктөр жана жөнүлдүштүрүлгөн катуу, жарым катуу же жумшак азыктар болушу.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тараабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду тараабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатынданындағы ЮНФПА фондунун

### Минималдуу тамак ар түрдүүлүгү



Сунушталган тамак-аш топторунун көп санынан 5 же андан ашык тобун алган 6-23 ай курагындағы балдардын жалпы мүнөздөмөлөрү боюнча пайыздык үлүшү

### Регионалдык маалыматтар

Облустар	Бала эмизүүнү эрте баштоо	Минималдуу тамак ар түрдүүлүгү
<b>Кыргызстан</b>	<b>81</b>	<b>60</b>
Баткен	93	27
Жалал-Абад	74	67
Ысык-Көл	74	41
Нарын	79	83
Ош	95	56
Талас	79	69
Чүй	65	73
Бишкек ш.	79	61
Ош ш.	79	65

Төрөттөн кийинки биринчи saatta төшүнө коюлган ымыркайлар жана сунушталган тамак-аш топторунун көп санынан 5 же андан ашык тобун алган 6-23 ай курагындағы балдардын географиялык аймактар боюнча пайыздык үлүшү.

мамлекеттik каржылоосу жана финанссылык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 ымыркайларга жана эрте жаш курактагы балдарга тамак берүү боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серептө көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

TC7.5, TC7.6, TC7.7 таблицаларынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018

### Балдардын тамактануу абалы



Көп көрсөткүчтөр боюнча  
клasterдик сурамжылоо

Толук кандуу эмest тамактануунун антропометрикалык  
көрсөткүчтөрү




#### Бойдун жетишииз өсүүсү:

SDG 2.2.1



**Жетишииз бой** өзүнүн курагына өтө кичинекей бойго тийиштүү. Бойдун жетишииз өсүүсү – бойдун физикалык жана когнитивдик өңүттөн өсүүгө жөндөмсүздүгүү, жетишииз өсүү кандайтын бир өнөктөө оорунун же жетишииз тамактануунун жыйынтыгы.




5 жашка чейинки курактагы  
боюнчы жетишииз балдардын  
пайыздык үлүшү

#### Ашыкча салмак: SDG

2.2.2




**Ашыкча салмактуулук**, бул өзүнүн боюна салыштырмалу салмагы төв оор болгон балага тийиштүү. Туура эмес тамактануунун бул формасы адамдын тамак-аш менен кирген калоридан аз калория жумшаган себебинен келип чыгат. Бул келечекте инфекциялык эмес ооруларынын пайда болуу коркунучуна алып келет.



5 жашка чейинки курактагы  
ашыкча салмактуу  
балдардын пайыздык  
үлүшү

#### Толук кандуу эмest тамактануунун антропометрикалык көрсөткүчтөрү жаш курактар боюнча

20




5 жашка чейинки курактагы жетишииз бойлуу, салмактуу, арыктоот жана ашыкча салмактуу балдардын пайыздык үлүшү, жаш курагы айлар менен.

#### Арыктоо: SDG 2.2.2



**Арыктоо** бул баланын салмагынын боюна карата өтө аз болушу. Жакын арадыгы салмакты тез жоготту же денеге салмак кошуу мүмкүнчүлүгү жок болуунун себеби арыктоого же тамактануунун курч жетишиздиги. Орточо же катуу арыктооган балага өлүм коркунучу бар, бирок дарылоо мүмкүнчүлүгү бар.




5 жашка чейинки  
курактагы арыктоого  
дуушар болгон  
балдардын пайыздык  
үлүшү

#### Жетишииз салмак



**Жетишииз салмак** бул жетишииз бойдун өсүшү менен арыктоонун элементтерин камтыган толук кандуу эмest тамактануунун аралаш формасы (б.а. жетишииз салмактуу бала өзүнүн курагы учун төмөн салмактуу болушу мүмкүн, өзүнүн курагы учун өтө жалпы бойлуу болушу мүмкүн жана же) өзүнүн бою үчүн өтө арык болушу мүмкүн).



5 жашка чейинки курактагы  
жетишииз салмактуу  
балдардын пайыздык үлүшү

## Негизги идеялар

- 5 жашка чейинки балдардын 12% боюнчы өсүшүнөн артта калат.
- Беш жашка чейинки балдар арасында боюнчы өсүшүнөн артта калуу эң жакыр үй чарбаларынын арасында кыйла көп (14,0%), ал эми эң аз камсыз болгон үй чарбаларында жашаган балдар арасында (9,2%)
- Айыл жергесинде артта калуу шаар көрсөткүчүнөн жогору болгон (тиешелүүлүгүнө жараша 13,1% жана 8,8%).
- Артта калуу 6 айга чейинки жаштагы балдар арасында төмөн болуп чыкты (5,4%) жана 18-23 ай жашында максимумга жетет (17,2%).
- Арыктоонун жана жетишииз салмак көрсөткүчтөрү Кыргызстанда биологиялык нормалардын чегинде жатат жана балдардын бардык топтору боюнча 5% дан ашык эмес.
- Үй чарбалардын 99 пайызга жакыны йоддолгон тузду, алардын 92 пайызы – шайкеш йоддолгон туз керектейт.

## Балдардын тамактануу абалы: : Дезагрегацияланган маалыматтар

Жетишсиз бой: SDG 2.2.1




5 жашка чейинки курактагы бою жетишсиз балдардын базалык мунөздөмөлөр буюнча пайыздык үлүшү

Арыктоо: SDG 2.2.2



5 жашка чейинки курактагы арыктоого дуушар болгон балдардын базалык мунөздөмөлөр буюнча пайыздык үлүшү

Йоддотолгон түзү түздүү колдонуу



Үй чарбаларынын арасында йоддун камтылышина түзү талдоонун оң жыйынтыктары бар үй чарбаларынын пайыздык үлүшү

Жетишсиз бой, ашыкча салмак жана арыктоо буюнча регионалдык маалыматтар

Облустар	Жетишсиз бой: SDG 2.2.1	Ашыкча салмак: SDG 2.2.2	Арыктоо	
	Жетишсиз бойлугулардын %	Ашыкча салмактуу лардын %	Арыктоого дуушар болгондор дун % SDG 2.2.2	Катуу арыктоого дуушар болгондордун %
Кыргызстан	12	7	2	1
Баткен	12	7	2	0
Жалал-Абад	16	9	4	1
Ысык-Көл	14	5	2	1
Нарын	6	4	1	0
Ош	14	5	2	1
Талас	10	3	3	0
Чүй	10	12	2	1
Бишкек ш.	6	7	1	0
Ош ш.	11	3	2	0

Көп көрсөткүчтөр буюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмүнүн Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындагы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финансалык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Балдардын тамактануу абалы буюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманын ТС.8.1 таблицасынан таба аласыздар

Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018




Көп көрсөткүчтөр буюнча  
кластердик сурамжылоо

### Жаш курактагы балдардын өнүгүүсү

Окуусундагы жардам



#### Өнүгүүнү эрте стимулдаштыруу жана дыкат кам көрүү




Акыркы 3 күндө атасы, энеси же үй чарбасынын ар кайсы чоң мүчөсү менен окуу жана мектепке даярдануу менен алектенген 2-4 жаштагы балдардын пайыздык үлүшү

Эскертуү: мындан иш-аракеттер, балага китең окууну, жомок айтып берүүнү, балага ыр ырдап берүүнү, бала менен сейилдөөнү, бала менен ойноону, нерселерди атоону, саноону жана Заттардын сүрөтүн бала менен чогуу тартууларды камтыйт.

8 жашка чейинки мэзгилди камтыган эрте балалык когнитивдик, социалдык, эмоционалдык жана дене-бой өнүгүүсү үчүн өтө маанилүү. Бул жылдары балдардын мэссиинин өнүгүшү өзгөрүүлөр үчүн өтө жумшак жана ачык болуп саналат. Кенже курактагы балдарды оптималдуу өнүктүрүү үчүн стимулдук тарбиялык чөйрө, китеттерге жана окуу материалдарына жеткиликтүүлүгү, сезимтад тарбиячылар менен өз ара аракеттенүүсү, талаптагыдай тамак-аш, кенже курактагы балдарга сапаттуу билим берүү, ошондой эле коопсуздук жана коргоо талап кылынат. Ушул бардык аспекттери баланын өнүгүүсүнө салым кошушат.

Көп сандаган тобокелдик факторлоруна, анын ичинде жакырчылык, начар ден соолук, жогорку деңгээлдеги үй-бүлөлүк жана курчап турган стресс, зомбулук, мазактоо, кош көңүлдүк жана эксплуатациялоо, ошондой эле кам көрүү жана окуутуу мүмкүнчүлүгү талаптагыдай эмес жагдайларга душар болгон балдар теңсиздиктен жапа чегишет жана өзүнүн өнүгүү потенциалын ача алышпайт. Алгачкы жылдары инвестициялоо көптөөн социалдык-экономикалык статуска ээ болгон балдар учун жагымсыз шарттарды түзүүчү айрмаларды азайтууга мүмкүндүк берүүчү кыйла маанилүү жана экономикалык жактан натыйжалуу ыкмалардын бирى болуп саналат.

#### Эрте жаш курагында окутуу программаларына баруу



Эрте жаш курагында тигил же бул окутуу программасына барган 36-59 ай курагындагы балдардын жалпы мүнөздөмөлөрү буюнча пайыздык үлүшү

#### Негизги идеялар

- 2-4-жаштагы балдарга эрте дем берүү жана сезимтад камкордук көрсөтүү негизинен үй чарбаларынын бардык чоң өкүлөрү (87%) тарабынан жүргүзүлөт, бирок ошол эле үчурда атасынын катышуусу (11%) өтө чектелген.

- Эртелеп окутуу программаларына жетүү жынысы буюнча бир кыйла айрмаланбайт, 4 жаш курактагы балдарда, оюнчуктун 2 же андан көп түрлөрү бар. Ар шаарда жашаган жана кыйла камсыз болгон бир бешинчи үй-бүлөнүн үйүндө 3 жана үй-бүлөлөрдө салыштырмалуу жогору.
- Өнүгүү көрсөткүчтөрү шаар жергесиндеги балдарда (76%) жана жетиштүү камсыз

богон үй - бүлөлөрдө (78%), жынысы буюнча кыздарда (75%) жогору болгон.

- 5 жашка чейинки балдардын көбү дүкөндөгү оюнчуктарга (91%), үй тиричилик буюмдарына, анын ичинде көчөдө табылганга (68%) жана аз пайызы колдо жасалган оюнчуктарга (31%) жеткиликтүү.
- Үй-бүлөнүн дээрлик төрттөн үч бүлүгүндө андан көп китеби бар болгон.


• 3-4 жаштагы балдардын 72% жаш курагына ылайык келген. Майда

моториканын - 99%, таанып - билүүчүлүк - 92% жана социалдык-эмоционалдык жактан өнүгүү-74% деңгээли жетиштүү жогору. Окуу жана эсеп билүү көрсөткүч бир кыйла төмөн -14%.

- 5 жашка чейинки балдардын 8% ы жалгыз же 10 жашка чейинки курактагы башка балдардын көзөмөлү астында калышкан. Бул көрсөткүч Чүй (16%), Баткен (12%), Талас (10%) жана Жалал-Абад (8%) облустарында бир кыйла жогору.

## Окуу куралдары жана бала кароо

### Оюн жана окуу куралдарынын жеткиликтүүлүгү



Оюн учун предметтери жана окуу куралдары бар 5 жашка чейинки балдардын пайыздык үлүшү.


### Талаптағыдай эмес бала кароо

Облус	Талаптағыдай эмес кароо
Кыргызстан	8
Баткен	12
Жалал-Абад	8
Ысык-Көл	6
Нарын	7
Ош	5
Талас	10
Чүй	16
Бишкек ш.	3
Ош ш.	4

Үйүндө бир жума ичинде жок дегенде бир жолу жалгыз калган же 10 жашка чейинки курактагы башка баланын кароосу алдында калган, 5 жашка чейинки курактагы балдардын пайыздык үлүшү


### Эрте жаш курагында баланы өнүктүрүү индекси (ECDI)

#### ECDI: жалпы баалоо жана чейрө, ТӨМ 4.2.1



ECDI: Төмөндөгү төрт областтан минимум үчөндө: окуу жана эсептөө көндүмдөрү, физикалык, социалдык-экономикалык жана таанып-билиүүдө өнүгүү боюнча жаш курагына ылайык өөрчүгөн 36-59 ай курагындағы балдардын пайыздык үлүшү.

#### ECDI: топтоо



ECDI ар кандай мүнөздөмөлөр боюнча

ECE = балдарды эрте жаш курагында окутуу

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатынданындағы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финансыйлык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Жаш курактагы балдардын өнүгүүсү боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманын TC10.1, LN1.1, TC10.2, TC10.3 жана TC11.1 таблицаларынан

таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан 2018

## Башталгыч класстарда окутуу жана ата-энелердин катышуусу




Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо




Башталгыч класстарда окутуу

### Окуунун негизги көндүмдөрү: ТӨМ 4.1.1.(а) (и: окуү)



\* 1) Аңгеменин 90% сөзүн туура окуган, 2) Түздөн-түз түшүнүүгө үч суроого жооп берген, 3) Логикалык түшүнүү боюнча эки суроого жооп берген 7-14 жаштагы балдардын пайызыдык үлүшү.

### Окуунун негизги көндүмдөрүнө бөлүштүрүү




### Окуунун негизги көндүмдөрү боюнча регионалдык маалыматтар

Облус	Балдар	Кыздар	Баары
Кыргызстан	56	60	58
Баткен	64	67	66
Жалал-Абад	47	54	50
Ысык-Көл	59	71	66
Нарын	41	37	39
Ош	50	59	55
Талас	67	64	65
Чүй	47	50	49
Бишкек ш.	75	73	74
Ош ш.	69	76	72


## Башталгыч класстарда окуу

### Эсептөөнүн негизги көндүмдөрү: ТӨМ 4.1.1.(а) (ii: эсеп)



\* 1) Сандарды окуу, 2) Сандарды айырмaloо, 3) Кошuu жана 4) Ырааттуулукту таанuu жана аяктоо боюнча тапшырмаларды ийгиликтүү аткарган 7-14 жаштагы балдардын пайыздык үлүшү.

### Эсептөөнүн негизги көндүмдөрү боюнча бөлүштүрүү



### Эсептөөнүн негизги көндүмдөрү боюнча регионалдык маалыматтар

Облустар	Балдар	Кызда р	Баары
Кыргызстан	49	54	51
Баткен	66	68	67
Жалал-Абад	32	58	43
Ысык-Көл	49	59	54
Нарын	40	42	41
Ош	48	51	49
Талас	45	54	49
Чүй	52	40	46
Бишкек ш.	66	62	65
Ош ш.	51	58	54

## Окуу жана эсеп көндүмү боюнча ККИИтин маалыматтары

- "Негизги окутуу" модулунда башталгыч мектеп 2-класс үчүн балдарды окуу жана математика боюнча эрте окутууну түздөн-түз баалоо ыкмасы колдонулат. Алынган жыйынтыктар ТӨМ 4.1.1.(а) глобалдуу көрсөткүчкө кирет.
  - Ар бир үй чарбасында «Негизги окутуу» модулuna 7-14 жаштагы бала кокустан тандалып алынат.
  - Окуу боюнча тапшырмалардын мазмуну ар бир өзүнчө өлкө үчүн пайдаланылуучу сөздүк курамы 2-класстагы окуу куралына туура келгендей адаптацияланган. Бул тапшырманын сөз курамы жана маданият жагындагы конкреттүү өлкөгө шайкеш келишин камсыз кылат. Математика тапшырмалары тиешелүү дөнгөэл үчүн зарыл болгон жалпы жөндөмдөргө негизделет.
  - ККИИ аллагында мектепке баруу жана ар кандай жеке мүнөздөмөлөрү: жайгашкан орду,
- үй чарбасынын социалдык-экономикалык статусу, этностук таандыктыгы сыйктуу мүнөздөмөлөрү боюнча маалыматтарды чогултуу жүзөгө ашырылат. Бул окутуу натыйжаларын жогорулатууда жардам көрсөтүү үчүн социалдык ажыратылган балдардын топчолорун аныктоого мүмкүндүк берет.

## Ата-энелердин катышуусу: үйдө окуу үчүн шарттар


Үйүндө окуу үчүн З же андан көп китеши бар балдар



Үйдө окуган же үйдө аларга окуп берген балдар



## Ата-энелердин катышуусу: Мектепте окуган баланы колдоо



Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкағында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тараабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тараабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатынданыг ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финансыйлык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Башталгыч класстарда окутуу жана ата-энелердин катышуусу боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серептө көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманын LN.3.1, LN.3.3, LN.4.1

жана LN.4.2 таблицаларынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаңыз болот.

# Кыргызстан

## 2018

### Билим берүү




Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо



Мектепке катышуучулук көрсөткүч жана теңсиздик

#### Мектепке баруунун таза көрсөткүчтөрү (ондолгон)



#### Эрте жаш курактагы балдарга билим берүү жана уюштурулган окутууга катышуу боюнча теңсиздиктер

##### Эрте жаш курактагы балдардын билим берүү мекемелерине баруусунун таза көрсөткүчү



Эрте жашта окутуунун тигил же бул уюштурулган программасына  
барган 36-59 айлык курактагы балдардын пайыздык үлүшү.

##### Уюштурулган окутууга катышуу көрсөткүчү (баштапкы мектепке каттоонун расмий жаш курагынан бир жылга кичине жаш курагында): ТӨЦМ 4.2.2



Эрте жаш курагында тигил же бул окутуу программасына же  
баштапкы мектепке барган тиешелүү жаш курак тобундагы  
(баштапкы мектепке каттоонун расмий жаш курагынан бир  
жылга кичине жаш курагында) балдардын пайыздык үлүшү

## Мектепке баруунун көрсөткүчүндөгү теңсиздиктер

Негизги жалпы мектепке баруунун накта коэффициенти (ондотулган)



Негизги жалпы мектептин курагындагы (бул окуу жылынын башына же акыркы окуу жылына) балдардын катышуусунун пайыздык улушу

Орто жалпы мектепке баруунун накта коэффициенти (ондотулган)



Орто жалпы мектептин курагындагы (бул окуу жылынын башына же акыркы окуу жылына) балдардын катышуусунун пайыздык улушу


## Региондор боюнча мектепке баруунун таза көрсөткүчтөрү(ондотулган)

Облустар	Эрте жаш курактагы балдарга билим берүү		Уюштурулган окутууга катышуу		Башталгыч мектеп	Негизги жалпы мектеп	Орто жалпы мектеп
	36-59 ай	3-5 жаш	Эрте жаштагы окутуу программысы	Башталгыч мектеп			
Кыргызстан	39	47	38	54	99	97	87
Баткен	37	44	47	39	92	93	91
Жалал-Абад	37	48	37	55	99	96	89
Ысык-Көл	27	37	55	35	99	98	92
Нарын	63	63	54	44	99	100	95
Ош	42	50	27	70	99	99	79
Талас	21	39	51	43	100	97	84
Чүй	24	30	33	58	99	96	79
Бишкек ш.	52	61	43	36	100	96	96
Ош ш.	46	53	16	78	99	96	78


## Негизги идеялар

- Кенже курактагы (36-59 ай) балдардын билим алуусуна камтуу бир топ эле төмөн бойдан калууда (39%),
- Уюштурулган окутуу программаларына катышуунун жогорку көрсөткүчү белгиленди (башталгыч мектепке кабыл алуу курагына чейин 1 жыл) - 91%,
- Башталгыч (1-4 – кл) жана негизги (5-9-кл) мектепке балдардын келүүсүнүн көрсөткүчтерүү жогору тургандыгында-99% жана 97%.
- Сабакка катышуунун азайышы орто мектептин жогорку классынын деңгээлинде байкалат (10-11 л) - 87 ге чейин%.
- Кенже курактагы балдарга (36-59 ай) билим берүүнүн кыйла жогорку камтылышы Нарын облусунда(63%) жана Бишкек шаарында (52%), төмөнду Талас (21%), Чүй (24%) жана Ысык – Көл облустарында (27%) белгилендген.
- Уюштурулган окутуу программаларына катышуунун жогорку көрсөткүчтерүү Ысык-Көл
- (55%), Нарын (54%) жана Талас (51%) облустарында белгиленген.
- Республиканын бардык региондорунда Баткен облустынан тышкары башталгыч жана негизги мектепке баруунун жогорку деңгээли байкалат (92%, 93%).
- Жогорку класстарда өтүүнүн төмөнкү көрсөткүчтөрү Ош шаарында (78%), Чүй жана Ош облустарында (79) белгиленген%).

## Мектепті аяқтоо көрсөткүчтөрү



## Мектепті аяқтоо көрсөткүчтөрүндөгү теңсиздиктер




## Мектепті аяқтоонун регионалдык көрсөткүчтөрү

Облус	Башталгыч мектеп	Негизги жалпы мектеп	Орто жалпы мектеп
<b>Кыргызстан</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>87</b>
Баткен	100	98	97
Жалал-Абад	97	98	87
Ысык-Көл	100	100	96
Нарын	100	97	89
Ош	100	99	75
Талас	98	98	(96)
Чүй	100	97	83
Бишкек ш.	99	100	96
Ош ш.	100	100	76

( ) - көрсөткүчтөр 25-49дан аз өлчөнбөгөн байкоолорго негизделген.

## Мектепке барбаган балдар көрсөткүчү

### Мектепке барбаган балдардын билим берүү дөңгөлиниң параметрлери



**Параметр 1:** Эрте жашта окутуу программына же баштапкы окутуу мекемелерине барбагандардын пайыздык үлүшү

**Параметр 2:** башталгыч же орто мектепке барбаган кичүү жаштагы балдардын пайыздык үлүшү.

**Параметр 3:** башталгыч же орто мектепке барбаган орто жаштагы балдардын пайыздык үлүшү.

**Параметр 4:** Башталгыч мектепке барган, бирок таштап коё ала турган балдар (2 же андан көп жашка чоңдор).

**Параметр 5:** Орто мектептин төмөнкү классстарына барган, дети, бирок таштап коё ала турган балдар (2 же андан көп жашка чоңдор).

**Параметр 6:** Орто мектептин жогорку классстарынын курагындагы, башталгыч же негизги же андан жогорку деңгээлдеги мектепке барбаган балдар.

### ТӨМ билим берүү боюнча сереп

ТӨМ	КККИ көрсөткүчү	Аныктама жана эскертуулар	Мааниси
4.1.4	LN.8 a,b,c	Мектепти аяктоо көрсөткүчтөрү (башталгыч мектеп, орто билим берүүнүн төмөнкү тепкичи, орто билим берүүнүн жогорку тепкичи)	99%/99%/87%
4.1.5	LN.6 a,b,c	Мектепке барбаган балдардын көрсөткүчү (башталгыч мектеп, орто билим берүүнүн төмөнкү тепкичи, орто билим берүүнүн жогорку тепкичи)	1.0%/1.4%/11.4%
4.1.6	LN.10 a,b,	Класска баруунун жазылган жаш курагынан жогору болуу (башталгыч мектеп, орто билим берүүнүн төмөнкү тепкичи)	0.1%/0.0%
4.2.2	LN.2	Уюштурулган окутууга катышуунун деңгээлинин көрсөткүчү (башталгыч мектепке кириүүдөгү жаш курактан бир жаш кичине болгон балдар), жынысы м-н	Э:92.2%/А:90.2%
4.5.1	LN.5 a	Башталгыч мектепке баруу, Катышуу таза коэффициенти (ондолгон) (кыздар/балдар, айылдык/шаардык, төмөнкү/жогорку жеткиликтүү жашоо квинтили ) катыштарынын көрсөткүчү	1.00/1.00/1.00
4.5.1	LN.5 b	Орто билим берүүнүн төмөнкү тепкичтерине Катышуу таза коэффициенти (ондолгон). Показатели соотношения (кыздар/балдар, айылдык/шаардык, төмөнкү/жогорку жеткиликтүү жашоо квинтили ) катыштарынын көрсөткүчү	1.01/1.02/1.01

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (КККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык КККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Ююмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындағы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финансыйлык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, КККИ Кыргызстан, 2018 Билим берүү боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө LN.1.1, LN.1.1A, LN.1.2, LN.2.3, LN.2.4, LN.2.5 , LN.2.6, LN.2.7 жана LN.2.8 таблицаларынан таба аласыздар

Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018

### Төрөлүүнү каттоо




Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо

Төрөлүүнүн деңгээлдери




Беш жашка чейинки балдардын төрөлүүсүн каттоо: ТӨМ 16.9.1



Төрөлгөндүгү катталган жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар 5 жашка чейинки курактагы балдардын жынысы боюнча пайыздык үлүшү

#### Туулгандыгын каттоо, жаш курагы боюнча




Төрөлгөндүгү катталган 5 жашка чейинки курактагы балдардын жаш курагы боюнча (ай менен) пайыздык үлүшү

#### Негизги идеялар

- Кыргыстанда беш жашка чейинки балдардын арасында туулгандыгын каттоонун жогорку деңгээли жогору – 98,9 %
- Балдар арасында туулгандыгы каттоо кыздардын арасында жогору (тиешелүүлүгүнө жараша 99,5% жана 98,4%)
- Катталбаган балдардын эң көп саны 1 жашка чейинки балдардын арасында байкалат (96,9%), ал беш жылга чейин кыскарды
- Жогорку билимдүү энелерге балдарды каттоо деңгээли – 99,5%, ал эми орточо 98,1% ды түздү.
- Чүй облусунда (96,8%) жана Ош шаарында (97,5%)
- Каттоонун эң жогорку деңгээли Баткен облусунда (99,7%) жана Ысык-Көл облусунда (99,8%)

## Төрөлгөндүгүн каттоо: тенсиздиктер



Төрөлгөндүгүн катталган 5 жашка чейинки курактагы балдардын жалпы мүнөздөмөлөр боюнча пайыздык үлүшү

## Түүлгандыгы тууралуу каттоонун облустар боюнча маалыматы

Облустар	Жалпы катталгандар
<b>Кыргызстан</b>	<b>99</b>
Баткен	100
Жалал-Абад	99
Ысык-Көл	100
Нарын	99
Ош	99
Талас	99
Чүй	97
Бишкек ш.	99
Ош ш.	97

Төрөлгөндүгүн катталган 5 жашка чейинки курактагы балдардын региондор боюнча пайыздык үлүшү

Көп көрсөткүчтер боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фондуда тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындагы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финанссылык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Төрөлүүнү каттоо боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайилтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө PR1.1 таблицасынан таба аласыздар Башка статистикалык серептерди, ушул

Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды [mics.unicef.org/surveys](http://mics.unicef.org/surveys) сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018

### Балдарды жазалоо




Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо



#### Балдарды жазалоо

##### Балдарды жазалоонун түрлөрү


Күч колдонулбаган  
ықмалар




Күч колдонулган жаза



Психологиялык  
агрессия




бардык күч  
колдонулганТӨМ  
16.2.1



Акыркы айда жазалоога кабылган 1-14 жаштагы балдардын жазанын түрлөрү боюнча пайыздык үлүшү.

##### Тартипке салуунун күч колдонулган ықмалары: теңсиздик



Акыркы айда жазалоога кабылган 1-14 жаштагы балдардын жалпы мүнөздөмөлөр боюнча пайыздык үлүшү.

**Күч колдонулган жазалоо:** жулкулдаттуу, баланы колго / бутка чабуу же уруу, жанбашка же дагы башка дene мүчөлөрүн катуу нерсе менен чабуу, жаакка, башка, кулактарга кол менен уруу же оор жана системалуу түрдө сабоо.

**Катаал жазалоо:** бети, башына же кулактарга баланы чабуу же баланы катуу жана системалуу уруп-сабоо.


**Психологиялык агрессия:** балага кыйкыруу, же баланы кемситкен сөздөр менен атоо, мисалы "жалкоо", "акылсыз" деп.

**Каардуу жазалоо:** физикалык жазалоо жана / же психологиялык агрессия, кайсы гана тuru болбосун.

#### Негизги идеялар


- 23% балдарга карата күч колдонулбаган ықмалар гана колдонулат. Балдардын 47,5% жеке жазага тартылышат, ал эми балдардын 5,4% катаал ден-бой жазага тартылышат.
- Балдардын 70% психологиялык кысымга тажрыйбалуу.
- Дээрлик ¾ балдарды (74,3%) ар кандай
- Жазанын зомбулук көрсөтүмдөрүнө туш болгон балдар үчүн жаш курак менен көбөйтүлөт.
- 8,9%, Үлүшү энелер, күч колдонулган жаза керек деп эсептейт, ал эми күч колдонулган жазага чалдыккан балдардын пайызы 52,9ду түздү

## Катуу жаза түрлөрү: жаш курактык структурасы



Акыркы айда катуу жазалоога кабылган 1-14 жаштагы балдардын жазасын түрлөрү жана жаш курагы боюнча пайыздык үлүшү.

## Күч колдонулган жазага болгон мамиле



Күч колдонуп жазалоо балдарды тиешелүү түрдө тарбиялоо же окутуу үчүн зарыл деп эсептеген 1-14 жаш курагындагы балдардын занелеринин/ аларды баккан адамдардын пайыздык үлүшү.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Биринчи Улуттар Уюмунун Балдар фондун тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындагы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финанссылык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Балдарды жазалоо боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө PR2.1 жана PR2.2 таблицаларынан таба аласыздар

Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды [mics.unicef.org/surveys](http://mics.unicef.org/surveys) сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018

### Балдар эмгеги


MICS

Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо

Балдар эмгеги: деңгээлдер жана бөлүштүрүү




#### 5-17 жаштагы балдардын эмгеги: ТӨМ 8.7.1\*



Балдар эмгегине катышкан 5-17 жаш курагындагы балдардын жалпы мунөздөмөлөр боюнча пайыздык үлүшү.

\*Балдардын эмгеги боюнча КККИ баалоосу, ТӨМ 8.7.1. көрсөткүчүндө берилген маалыматтан айырмаланат, ТӨМ маалымат базасында балдардын кооптуу шарттардагы иштерин эсепке албайт жана 5-14 жаштагы балдар учун үй ичиндеги 21 saatтык жумуш менен чектөөлөр жана ошондой эле 15-17 жаштагы балдардын үй ичиндеги иштеринде чектөөлөр жок.

#### Балдар эмгегинин түрлөрү



Балдар эмгегине катышкан 5-17 жаш курагындагы балдардын эмгектин түрлөрү жана жаш курагы боюнча пайыздык үлүшү.

Эскертуу. Берилген маалыматтар, балдардын көрсөтүлгөн ишмердүүлүктөргө катышынын аныктамалар аяңтасында берилген жаш курактык чектөөдөн жогору же ошол деңгээлде чагылдырат

#### Балдардын эмгегин аныктамасы

5-11 жаш: 1 сааттан кем эмес чарбалык иштер, бир апта ичинде төлөнбөгөн чарба-тиричилик жактан 28 saatтык кызмат же зыяндуу эмгек шарттарда.

12-14 жаш : 14 сааттан кем эмес чарбалык иштер, бир апта ичинде төлөнбөгөн чарба-тиричилик жактан 28 saatтык кызмат же зыяндуу эмгек шарттарда.

15-17 жаш : 43 сааттан кем эмес чарбалык иштер же бир апта ичинде төлөнбөгөн чарба-тиричилик жактан кызмат же зыяндуу эмгек шарттарда.

Чарбалык ишмердикке үй-чарбасында же үй-булөлүк ишканада иштөө, үй-булөлүк мүчөлүгү жок адамдын төлөнгөн же төлөнбөгөн иши кирет. Үй иштерине тамак жасоо, үй тазалоо жана балдарга кам көрүү, ошондой эле отун чогултуу же суу алып келүү кирет.

#### Негизги идеялар

- Кыргызстанда балдардын 26,7% ы балдар эмгегине тартылат. Мында балдар эмгегинин тараалышы балдардын арасында кыздарга караганда жогору (33,6%/19%).
- Айыл жергесинде жашаган балдар экономикалык ишмердүүлүккө шаар жеринде балдарга караганда көбүрөөк катышышат.
- Кедейчилик квинтилге кирген үй-бүлөлөрдүн балдары бай квинтилде турган балдарга салыштырмалуу балдар эмгегине дээрлик 5 эсे көп тартылууда (32,1%/6,1%).
- Зыяндуу шарттарда иштөөгө тартылган 15-17 жаштагы балдардын үлүшү башка курактык топторго караганда жогору.
- Зыяндуу шарттарда иштеген балдардын үлүшү кедей квинтилде (12%), ошондой эле айыл жергесинде (15,2%) иштегендөрдө жогору. Зыяндуу эмгекке көбүнчө балдар (16,1) тартылат.
- Региондор боюнча балдар эмгегинин эң жогорку көрсөткүч Нарын облусунда (40,5%), ал эми Бишкек шаарында (7,3%) жана Ош шаарында (6,1%) төмөнкү көрсөткүчтөр байкалдууда.

## Балдар эмгеги жөнүндө жана кооптуу шарттар боюнча теңсиздиктер

### Балдар эмгеги : теңсиздик



Балдар эмгегине катышкан 5-17 жаш курагындағы балдардын эмгектин түрлөрү жана жынысыг боюнча пайыздык үлүшү.

### Кооптуу шарттар: теңсиздик



Балдар эмгегине катышкан 5-17 жаш курагындағы балдардын жалпы мүнөздөмөлөрү боюнча пайыздык үлүшү.

### Балдар эмгеги боюнча регионалдык маалыматтар

Облустар	Балдар эмгеги, бардыгы
<b>Кыргызстан</b>	<b>27</b>
Баткен	28
Жалал-Абад	34
Ысық-Көл	27
Нарын	40
Ош	33
Талас	35
Чуй	24
Бишкек ш.	7
Ош ш.	6

Балдар эмгегине катышкан 5-17 жаш курагындағы балдардын региондор боюнча пайыздык үлүшү.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкағында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарафынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарафынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындағы ЮНФПА фондунун

мамлекеттік каржылоосу жана финансалык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Балдар эмгеги боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтығы жөнүндө PR3.1, PR 3.2 жана PR3.3 таблицаларынан таба аласыздар

Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтығы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018

### Бала кезинде никеге турруу




Көп көрсөткүчтөр боюнча  
клasterдик сурамжылоо




Бала кезинде никеге турруу: деңгээлдер жана бөлүштүрүү

15 жана 18 жашка чейин никеге турруу: ТӨМ 5.3.1



18 жашка чейин никеге турруунун бөлүштүрүүсү



15 жана 18 жашка чыкканга чейин биринчи жолу расмий (эмес) никеге турган 20-24 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү, жери боюнча.

18 жашка чыкканга чейин биринчи жолу расмий же жарандык никеге турган 20-49 жаш курагындагы аялдардын билими жана жеткиликтүү жашоо квинтили боюнча пайыздык үлүшү.

### Негизги идеялар

- 15-19 жаш курактагы ар бир 11чи • 15-19 жаш курагында турмушка чыккан өспүрүмдөрдүн 2,7 пайызы өзүнөн 10 жана андан жогору жаш улуу болгон өнөктөшкө ээ.
- 15-19 жаш курактагы аялдардын 13пайызга жакыны биринчи жолу 18 жашка чейинки куракта расмий же жарандык никеге турушкан.


## Бала кезинде никеге турруу боюнча региондук маалыматтар

Облустар	18 жашка чейин никеге тургандар
<b>Кыргызстан</b>	<b>13</b>
Баткен	15
Жалал-Абад	15
Ысык-Көл	15
Нарын	17
Ош	15
Талас	18
Чүй	17
Бишкек ш.	6
Ош ш.	10

Никеге биринчи жолу 18 жашка чейин турган, 20-24 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү.

18 жаш куракка чейинки нике көп кыздар үчүн реалдуулук болуп саналат. Дүйнөнүн көптөгөн жерлеринде ата-әнелер жаш кыздарын каржылык жана коомдук жетишкендикти камсыз кылуу, ошондой эле үй-бүлөнүн каржылык жүгү алынат деген үмүттө жаш кыздарынын никесин кубаттайт. Чыдыгында бала курактагы нике адам укуктарын бузуу болуп саналат, кыздардын өнүгүүшүнө коркунуч туудурат жана көп учурда эрте кош бойлуулукка жана социалдык бөлүнүүгө, жетишээрлик эмес билим алуусуна жана начар кесиптик даярдоого алып келет, бул жакырчылыктын гендердик мүнөзүн күчөтөт. Адам укуктарынын жалпы декларациясы никеге турруунун "эркин жана толук" макулдуулук укугун тааныйт, ошол эле учурда никеге тургандардын биринин жашы турмуштагы жары жөнүндө ойлонулуп-түшүнүлгөн чечим кабыл алуу үчүн ансезими жетишерлик жашта болбосо, никеге макулдуулугу "эркин жана толук" деп эсептелиши мүмкүн эмес.

## Бала кезиндеги никенин тенденциялары



Никеге биринчи жолу 15 жана 18 жашка чейин турган, 20-24 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү, жаш курак тобу боюнча.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сүрәмжылоо (КККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык КККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмүнүн Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк

жаатындагы ЮНФПА фондунун мамлекеттик каржылоосу жана финанссылык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, КККИ Кыргызстан, 2018 Бала кезинде никеге турруу боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө

PR4.1W таблицасынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды [mics.unicef.org/surveys](http://mics.unicef.org/surveys) сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018


### Коопсуздук жана коргоо



Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо




Каранғыда жалғыз сейилдөө маалында өзүн коопсуз сезүүсү,  
ТӨМ 16.1.4,



Сутканын түнкү мезгилинде өз районунда бара жатып, өзүн коопсуздукта сезген 15-49 жаш курагындагы аялдардын жашаган жери боюнча пайыздык үлүшү

Каранғыда үйдө жалғыз калганда коопсуз сезүүсү




Сутканын түнкү мезгилинде өз үйүндө жалғыз калганда, өзүн коопсуздукта сезген 15-49 жаш курагындагы аялдардын жашаган жери боюнча пайыздык үлүшү

### Тоноо жана кол салуунун курмандыктары




Акыркы 12 айда тоноо же кол салуу түрүндө физикалык зомбулуктун курмандыктары болгон 15-49 жаш курагындагы аялдардын жери, жеткиликтүү жашоо квинтили боюнча пайыздык үлүшү.

### Кылмыштар тууралуу арыздарды берүү, ТӨМ 16.3.1




Акыркы 12 айда тоноо же кол салуу түрүндө физикалык зомбулуктун курмандыктары болгон жана алар курмандыгы болгон тоноо жана/же кол салуу тууралуу полицияга билдириген 15-49 жаш курагындагы аялдардын жашаган жери боюнча пайыздык үлүшү

## Басмырлоо жана кысымга алуу



Акыркы 12 айда басмырлоо жана кысымга алууну сезген 15-49 жаш курактагы аялдардын пайыздык үлүшү,

## Үйдөгү зомбуулукка болгон мамиле



Жогорудагы себептер үчүн күйөөсү аялын сабоого укуктуу деп эсептеген 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү.

## Негизги идеялар

- 15-49 жаштагы аялдардын 47 пайызы өзү жашаган районунда караңғы жалғыз жүрүү коопсуз деп сезишет.
- Аялдардын 73% үйүндө түнкү үбакта жалғыз болуу коопсуз деп сезишет.
- Акыркы 3 жыл ичинде 15-49 жаштагы аялдардын 5% ы физикалык зордук-зомбуулуктун курмандыгы болушкан: акыркы бир жылда 2% ы тоноого же кол салууга дуушар болушкан.
- Аялдардын 8% ы акыркы 12 айда басмырлоонун же кысым көрсөтүүнүн бардык белгилерин сезишикен.
- 15-49 жаштагы аялдардын үчтөн бири күйөөсү ошол 5 себептер боюнча аялын сабоого укугу бар деп эсептешет.

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлген. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БҮҮнүн калк

жаатындагы ЮНФПА фондунун мамлекеттик каржылоосу жана финансалык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Коопзусдук жана коргоо боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө

PR.6.1W, PR.6.4W, PR.7.1W, PR.8.1, EQ.3.1 таблицаларынан таба аласыздар  
Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан


## 2018

### ЖМК, байланыш жана Интернет



Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо

ЖМК колдонуу



Жұмасына минимум бир жолу газета же журнал оқуган, радио уккан жана телевизор көргөн 15-49 жаш курагындағы аялдардың пайыздық үлүшү

### ЖМК жеткиликтүүлүгү

Радио, газета жана телекөрсөтүүлөргө жума сайын колдонгон аялдар



Радио, газета жана телекөрсөтүүлөргө жума сайын колдонгон 15-49 жаштагы аялдардың пайыздық үлүшү


**Үй чарбалардагы маалыматтык коммуникациялык технологиялардын (МКТ) жана Интернеттін болуусу**

Областар	Радио	Телевизор	Стационардық телефон	Уюлдуқ телефон	Компьютер	Үйүндөгү интернет
<b>Кыргызстан</b>	<b>16</b>	<b>97</b>	<b>19</b>	<b>98</b>	<b>27</b>	<b>70</b>
Баткен	5	99	2	99	14	51
Жалал-Абад	18	97	6	98	21	77
Ысык-Көл	20	99	19	99	16	71
Нарын	24	98	7	99	16	62
Ош	8	97	3	98	16	59
Талас	11	99	8	99	15	41
Чүй	20	97	18	98	32	76
Бишкек ш.	21	97	43	98	45	78
Ош ш.	6	95	31	98	30	79

Радио кабылдагыч, телевизор, телефон, компьютер жана Интернет бар үй чарбаларының пайыздык үлүшү


**МКТ жана Интернетке ээлик кылуудагы теңсиздиктер**

**Радиосу бар үй чарбалары**



Радиосу бар үй чарбаларының пайыздык үлүшү

**Компьютери бар үй чарбалары**



Компьютери бар үй чарбаларының пайыздык үлүшү

**Уюлдуқ телефону бар үй чарбалары**



Уюлдуқ телефону бар үй чарбаларының пайыздык үлүшү


**Интернети бар үй чарбалары**




Интернети бар үй чарбаларының пайыздык үлүшү

## Маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуу


Компьютерди колдонуу



Үүлдүк телефонду колдонуу



Интернетти колдонуу: ТӨМ17.8.1



Акыркы 3 айда компьютерди, үүлдүк телефонду жана Интернетти колдонгон 15-49 жаш курагынданың аялдардын пайыздык үлүшү

## Маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуудагы тенсиздиктер

Үүлдүк телефонду колдонуудагы тенсиздиктер



Акыркы 3 айда үүлдүк телефонду колдонгон 15-49 жаш курагынданың аялдардын пайыздык үлүшү

## Интернетти колдонуудагы тенсиздиктер : SDG17.8.1



Акыркы 3 айда Интернетти колдонгон 15-49 жаш курагынданың аялдардын пайыздык үлүшү

## Маалыматтык коммуникациялык технологияларды (МТК) колдонуу көндүмдөрү

### Атайын компьютердик көндүмдөрү



Акыркы 3 ай ичинде компьютер менен аталган иш-аракеттерди аткарған 15-49 жаш курагынданың аялдардың пайыздык үлүшү

### МТК колдонуу көндүмдөрү боюнча регионалдык маалымат

Облустар	Компьютерди колдонуу	Уюлдук телефонду колдонуу	Интернетти колдонуу	МТК менен минимум, 1 иш-аракет
<b>Кыргызстан</b>	<b>24</b>	<b>93</b>	<b>78</b>	<b>21</b>
Баткен	14	95	68	8
Жалал-Абад	12	88	72	11
Ысык-Көл	17	98	83	15
Нарын	18	95	71	16
Ош	17	86	67	14
Талас	21	94	67	17
Чүй	27	96	82	24
Бишкек ш.	46	99	94	42
Ош ш.	19	82	69	15

Акыркы 3 ай ичинде компьютер, уюлдук телефон жана Интернет колдонгон, жана компьютерде минимум бир иш-аракеттерди аткарған 15-49 жаш курагынданың аялдардың пайыздык үлүшү

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (КККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык КККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Ююмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатынданы ЮНФПА фондунун	мамлекеттик каржылоосу жана финансалык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, КККИ Кыргызстан, 2018 ЖМК, байланыш жана Интернет боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө SR9.1W, SR9.1M, SR 9.2, SR9.3W, SR9.3M, SR9.4W жана SR9.4M	таблицаларынан таба аласыздар Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаңыз болот.
--	---	---

# Кыргызстан


## 2018



### Ичүүчү суу, санитария жана гигиена

Көп көрсөткүчтер боюнча  
кластердик суралмажылоо

Ичүүчү суу, санитария жана гигиенанын базалык кызметтәрүү



Калктын ичүүчү суу, санитария жана гигиена менен камтылуусунун пайыздык үлүшү

**Ичүүчүсуу төлөкчи:** Жок дегенде, ичүүчү суунун базалык кызметтөр (SDG 1.4.1) суу алууга кеткен убактысы кезекти кошо алганда, эки тараф жол менен 30 мүнөттөн ашпаган шартта болсо жакшыртылган булактан болуп саналат. Ичүүчү суунун жакшыртылган булактары - бул өзүнүн түзүм жаратылыши боюнча жана конструкциясы боюнча коопсуз сууну жеткирүү потенциалына ээ болгондор жана төмөнкүлөрдүү камтыйт: суу-түтүктөгүү суу, бургулоодон чыккан суу же түтүк күдүктар, корголгон казылган күдүктар, корголгон булактар, жаан суусу жана топтомдолгон же жеткирилген суу. Чектелген булак жакшыртылган булактарга кирет, эгер ага чейинки аралык эки тараф жол менен 30 мүнөттөн ашык убакыт сарпалса. Жакшыртылган эмес булактарга корголбогон казылган күдүктар жана корголбогон булактар кирет. Кызматтын жоктугу дарыялардан, көлдөрдөн же ирригациялык каналдар сыйктуу жер үстүндөгү суулардан суу алууга кирет.

**Санитария төлөкчи:** Жок дегенде, санитариянын базалык кызметтөр (SDG 1.4.1) жакшыртылган каражаттарын пайдаланууга кирет, эгер алар башка үй-чарбалары менен бөлүштүрүлбөсө. Санитариянын жакшыртылган каражаттары – адамдын үчүн арналган гигиеналык бөлүмүндө керектелген каражаттары жана өзүнө төмөнкүлөрдүү камтыйт: жууп кетчү суусу менен канализация системасына кошулган дааратканы, септикалык сыйымдуулугу же таштандыга казылган чүңкүр; аба алмашып түрүчү жакшыртылган чүңкүр, компост дааратканалары же төшөндүсү бар таштанды чүңкүрлары. Чектелген санитария кызматы башка үй чарбалары менен бөлүштүрүлгөн жакшыртылган каражатка кирет. Санитариянын жакшыртылган эмес каражаттары жууп кетчү суусу ачык түтүкө, төшөндүсү жок таштанды чүңкүрларына кошулган дааратканаларды камтышат. **Кызматтөрүнүү жоктугуну** муктаждыктарын ачык жерде жасоо кирет.

**Гигиена төлөкчи :** Гигиенанын базалык кызметтөр (SDG 1.4.1 и SDG 6.2.1) самын жана суу менен кол жуучу жайларга жеткиликтүүлүгү кирет. Колду жууш үчүн жайлар туруктуу же мобилдүү болушу мүмкүн жана өзүнө төмөнкүлөрдүү камтыйт: суу түтүктөгүү суусу менен раковина, краны менен чакалар, бут тепкеги менен суу түтүгү жана колду жууш үчүн керектелген кумура же чөйчөк. Самынга суюк самын, майдалган жуучу каражаты жана самындалган суу камтылган, бирок күл, ылай, кум же башка каражаттар кол жуу үчүн самынга камтылбайт. Гигиена боюнча чектелген кызметтөр суу жана (же) самын жок жайлар болуп саналат. Андай жердин жоктугу үй чарба бөлмөлөрүндө кол жуучу жайдын жок экенин билдириет.


## Базалык шарттардын теңсиздиги

### Базалык ичүүчү суу



Калктын базалык ичүүчү сүүнүн шарттарын колдонуусунун базалык мүнөздөмөлөр боюнча пайыздык үлүшү

### Базалык санитария



Жери Жеткиликтүү жашоо квентили Облус  
Калктын базалык санитариянын шарттарын колдонуусунун базалык мүнөздөмөлөр боюнча пайыздык үлүшү

### Базалык гигиена



Жери Жеткиликтүү жашоо квентили Облус  
Калктын базалык гигиенанын шарттарын колдонуусунун базалык мүнөздөмөлөр боюнча пайыздык үлүшү

### Базалык шарттар тууралуу регионалдык маалымат

Облустар	Ичүүчү сүү	Санитария	Гигиена
Кыргызстан	93	98	96
Баткен	72	99	100
Жалал-Абад	86	99	93
Ысык-Көл	98	99	99
Нарын	97	98	99
Ош	88	98	99
Талас	98	99	100
Чүй	99	99	92
Бишкек ш.	100	95	96
Ош ш.	99	98	97


Калктын ичүүчү сүү, санитария жана гигиена менен камтылуусунун региондор боюнча пайыздык үлүшү

### Негизги идеялар

- Республика боюнча базалык ичүүчү сүүга калктын 93%, базалык санитарияга 98% жана базалык гигиенага 96% жеткиликтүү
- Базалык ичүүчү сүүгө жетишүүдөгү эң чоң ажырым шаар жана айыл жергелеринин арасында байкалат (100% / 89%)
- Жакшыртылган ичүүчү сүү булактарына жеткиликтүүлүк Бишкек жана Ош шаарларында эң жакшы болду (100% / 98,8%), ал эми Баткен облусунда эң аз (72,2%)
- Айыл калкынын 10,8% ы күн сайын сүү алууда 1 сааттан ашык сарпташат
- 2/3 учурларда, сүү алууга аялдар жана кыздар жооптуу
- Калктын 98,2% ы жеке санитардык-гигиеналык жайларга ээ
- Шаар жериндеги борборлоштурулган канализацияга жеткиликтүүлүгү айыл жергесине караганда бир кыйла жогору, бирок жакшыртылган санитардык-гигиеналык жабдуулары бар калктын үлүшү 99,9%ды түзөт.
- Аялдардын 90% үйдө жуу, чечинип-кийинүү үүчин тиешелүү жеке жайга жана материалдарга мүмкүнчүлүккө ээ. Бул пайыздык шаар калкынын арасында жана бай квантелде жогору.
- 15-19 жаш күрактардагы аялдар айыз болгондукуну байланыштуу социалдык ишмердүүлүккө, окууларга жана иштерге көп учурда катышпаган.


## Суунун жана санитария каражаттарынын жеткиликтүүлүгү

Сүү аллуу үчүн үбакыт




Сүү алган адатта ага сарптаган орточо үбактысы

Сууну алган адамдар



Ичүүчү суунун булагы үй чарбасынын аймагында болбогон үй чарбасына колдонулган ичүүчү сууну алган адамдар боюнча бөлүштүрүү


## Ичүүчү сүуга жеткиликтүүлүк



Сүү булагы керек болгон учурда жеткиликтүү болгон үй чарба мүчөлөрүнүн пайыздык үлүшү

## Санитариянын коопсуз шарттары: SDG 6.2.1

Санитардык-гигиеналык түзүлүштөрдүн типтери



Калктын Санитариянын типтери, санитария каражаттырын жок кылуу типтери боюнча колдонуусунун пайыздык үлүшү

Санитардык-гигиеналык түзүлүштөрдүн типтери региондор боюнча

Областар	Канализация	Төшөмө бар казылган аң
Кыргызстан	28	72
Баткен	57	43
Жалал-Абад	9	91
Ысык-Көл	14	86
Нарын	6	94
Ош	1	99
Талас	24	76
Чүй	31	69
Бишкек ш.	70	30
Ош ш.	39	61

Калктын канализацияга кошулган жана кошулбаган даараткананын региондор боюнча пайыздык үлүшү

## Санитария шарттарын уюштуруу

Зандоолорду жок кылуу




Ордундагы каражат


Үй чарбаларынын санитардык-гигиеналык түзүлүштөрүндөгү зандоого чара көрүү ыкмасына ылайык үй чарбаларынын калкын пайыздык бөлүштүрүү

**Санитариянынкоопсуз шарттары** бул ТӨМ үчүн амбициялуюу жаңы баскыч жана 6.2. максаты үчүн көрсөткүч болуп саналат. Санитариянын коопсуз шарттары – башка үйчарбалары менен чогуу колдонулбаган, жакшыртылган санитардык-техникалык жабдықтар жана андагы заң кылуулар коопсуз шарттарда ордунда жок кылынган же болбосо башка жерге алып чыгарып ал жакта иштетилген каражаттар. КККИ сурамжылоосунда заң кылуулун иштетүүсү түуралуу маалыматтар жыйналды. Заң кылуулар башка жакка чыгарылган(канализация, иштетүү үчүн алып чыгуу) үй-чарбалары учун, занды коопсуз шарттарда уюштурулган ташып чыгуу жана иштетүүлөрдүн үлүшүн эсептөп чыгуу үчүн кошумча маалымат талап кылынат.


## Менструация убагындагы гигиена



Үйүнде өзүнчө жуунуу жана кийим алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар аялдар



Тиешелүү гигиеналык каражаттары бар аялдар



Тиешелүү гигиеналык каражаттарды колдонгон жана үйүнде өзүнчө жуунуу жана кийим алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар аялдар


Акыркы 12 айда менструациясы болгондугун, менструация учурунда гигиеналык каражаттарды колдонгон жана үйүнде болгон учурда өз алдынча жуунуу жана кийинүү мүмкүнчүлүгү болгон 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү

Тиешелүү гигиеналык каражаттарды колдонууда жана үйдө өзүнчө жуунуу жана кийим алмаштыруу мүмкүнчүлүгүндөгү тенсиздик



Акыркы 12 айда менструациясы болгондугун, менструация учурунда гигиеналык каражаттарды колдонгон жана үйүнде болгон учурда өз алдынча жуунуу жана кийинүү мүмкүнчүлүгү болгон 15-49 жаш курагындагы аялдардын жашаган жери, жеткиликтүү жашоо квинтили жана билими боюнча пайыздык үлүшү

## Менструация убагында обочолонтуу



Акыркы 12 айда менструациясы болгон, коомдук иш-чараларга, окуу жайларына же акыркы менструация учурунда ишке барбагандыгын кабарлаган 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү

## Менструация убагында обочолонтуу, ар кандай мүнөздөмөлөр боюнча



Акыркы 12 айда менструациясы болгон, коомдук иш-чараларга, окуу жайларына же акыркы менструация учурунда ишке барбагандыгын кабарлаган 15-49 жаш курагындагы аялдардын жашаган жери, жеткиликтүү жашоо квинтили жана билими боюнча пайыздык үлүшү

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарафынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Ююмунун Балдар фонду тарафынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындагы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финансалык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Ичүүчүү сүү, санитария жана гигиена – WASH боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө WS1.1 – WS4.2 таблицаларынан таба

аласыздар  
Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан 2018


## Үй чарбаларда энергияны колдонуу

MICS

Көп көрсөткүчтөр боюнча  
клasterдик сурамжылоо




### Үй чарбаларда жарык үчүн колдонулган отундуун түрлөрү



Үй чарбаларда жарык үчүн колдонулган отундуун түрлөрү боюнча пайыздык бөлүштүрүү


### Отундуун «кир» түрлөрүн жана тамак даярдоо үчүн технологияларды колдонуу




Үй чарбасы колдонгон плитанын/мештин түрү боюнча үй чарба мүчөлөрүн пайыздык бөлүштүрүү жана тамак даярдоо үчүн отундуун «кир» түрү жана технологиясы боюнча негизги катары колдонулган үй чарба мүчөлөрүнүн пайыздык үлүшү

## Негизги иштерге отундун "таза" түрлөрүн жана технологияларды колдонуу


Тамак даярдоо




Жарык берүү



Жылытуу



**ТӨМ 7.1.2:** Тамак даярдоо, жылытуу жана жарык учүн негизги катары отундун «таза» түрлөрүн жана технологияларды колдонуу



Тамак даярдоо, жылытуу жана жарык учүн негизги катары отундун «таза» түрлөрүн жана технологияларды колдонгон үй чарба мүчөлөрүнүн пайыздык үлүшү

## Регионалдык маалымат

Облустар	Негизги иштерге отундун "таза" түрлөрүн жана технологияларды колдонуу			<b>ТӨМ 7.1.2: Тамак даярдоо, жылытуу жана жарык үчүн негизги катары отундун «таза» түрлөрүн жана технологияларды колдонуу</b>
	Тамак даярдоо	Жылытуу	Жарык берүү	
<b>Кыргызстан</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>19</b>
Баткен	23	5	100	3
Жалал-Абад	63	17	100	16
Ысык-Көл	96	14	100	14
Нарын	83	7	100	7
Ош	50	1	100	1
Талас	91	9	100	9
Чүй	93	11	100	11
Бишкек ш.	100	60	100	60
Ош ш.	92	32	100	32

## Негизги идеялар

- Калктын 75% ы "таза" отун жана ықмаларды тамак-аш даярдоо учүн, калктын 20% ы жылытуу учүн жана 100% ы жарык кылуу учүн пайдаланышат
- Калктын 50%дан ашыгы электр плиталарда тамак даярдайт
- Калктын 60% га жакыны "булганыч" отундун түрлөрүн пайдалануда өзүнчө бөлмөдө тамак-аш даярдап турат
- Калктын 12% ы борбордук жылытууга кошулган
- Калктын 67% көбүрөөгү өз үйлөрүн тартуучу түтүгү бар колдо жасалма мештер менен жылытышат

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (КККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык КККИ программасынын алкағында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарафынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмүнүн Балдар фонду тарафынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындағы ЮНФПА фондунун

мамлекеттik каржылоосу жана финансыйлык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, КККИ Кыргызстан, 2018 үй чарбаларда электр энергиясын колдонуу боюнча кәэ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө ТС 4.1-ТС 4.7 таблицаларынан таба

аласыздар  
Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды [mics.unicef.org/surveys](http://mics.unicef.org/surveys) сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018




### Миграция жана балдардын жашоо формасы

Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо




#### Аялдардын миграциалык макамы




Акыркы жолу көчкөн жана миграциалык макамы бар жана акыркы жолу көчкөндөн бери өткөн жылдардын саны, жана акыркы жашаган жеринин тиби боюнча 15-49 жаш курагындан аялдардын пайыздык үлүшү

#### - Облустарынан келген аялдардын пайыздык үлүшү




Жеринин акыркы жашаган жайы боюнча 15-49 аялдардын пайыздык үлүшү

## Балдардын жашоо формалары жана жетимдик




Жашоо формасы боюнча 0-17 жаш курагындагы балдарды пайыздык бөлүштүрүү, өзүнүн биологиялык ата-энесинин биринен өзүнчө жашаган 0-17 жаш курагындагы балдардын пайыздык үлүшү жана ата-энесинин бирөө же экөө төң каза болгон балдардын пайыздык үлүшү

### Ата-энеси менен жашабаган балдар



### Ата-энеси чет Өлкөдө жашаган балдарды бөлүштүрүүсү



Ата-энеси менен жашабаган 0-17 жаш курагындагы балдардын пайыздык үлүшү

Жок дегенде ата-энесинин бири четмамлекетте жашаган 0-17 жаш курагындагы балдардын пайыздык үлүшү

## Балдардын жашоо формалары жана жетимдик

Биологиялык энесинен биринен өзүнчө жашаган балдар



Ата-энесинин бирөө же экөө төң каза болгон балдар



Өзүнүн биологиялык энесинен биринен өзүнчө жашаган 0-17 жаш курагындагы балдардын пайыздык Үлүшү

Ата-энесинин бирөө же экөө төң каза болгон жашаган 0-17 жаш курагындагы балдардын пайыздык Үлүшү.

## Балдардын жашоо формалары боюнча регионалдык маалыматтар

Облусу	Балдардын пайызы		
	Биологиялык ата-энеси менен жашабайт	Ата-энеси же бири каза болгон(дор)	чет өлкөдө ата-энесинин бири жашайт
Кыргызстан	9	4	12
Баткен	7	3	14
Жалал-Абад	14	4	18
Ысык-Көл	10	5	4
Нарын	11	5	3
Ош	10	3	18
Талас	7	4	5
Чүй	10	4	8
Бишкек ш.	4	3	8
Ош ш.	9	4	16

## Негизги идеялар

- Аялдардын 44% бир эле жерде дайыма жашайт
- 14% аялдар 5 жыл мурда көчүп келген
- Аялдардын 33% чакан жана чоң шаарларга жана 67% ы айыл жергесине көчүп барган
- Аялдардын 5% өлкөдөн сыртка чыгып кетти
- Бишкектен тышкaryы облустар аралык миграция 20%ды түзөт, ал эми
- түзөт
- Миграция чокусу 35-39 жаш курагына туура келет жана 3 жана 4 квинтилде турат
- 77% балдар ата-энесинин экөөсү менен жашайт
- 8% бала социалдык жетимдер болуп саналат
- 4% балдардын атасы да, энеси да чет өлкөлөрдө болуп саналат. 12%ында ата-энелеринин жок дегенде бири
- Ата-энелери чет өлкөлөрдө жашаган балдардын эң көп пайызы Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында жана Ош шаарында түзүлгөн.
- Балдардын 87% уй чарбанын башчысына карата неберелер болуп саналат

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатынданындағы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финансыйлык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Миграция жана балдардын жашоо формасы боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө SR 7.1, SR 11.1, SR 11.2, SR 11.3

таблицаларынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018




### Социалдык төлөмдөр

Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо



#### Аялдарды медициналык камсыздандыруу менен камтуу





Медициналык камсыздандыруу бар, медициналык камсыздандыруунун ар түрдүү программалары менен камтылгандардын 15-49 жаш курактагы аялдардын пайыздык үлүшү

#### Медициналык камсыздандыруу менен камтуудагы айырмачылыктар




Медициналык камсыздандыруу бар, медициналык камсыздандыруунун ар түрдүү программалары менен камтылгандардын 15-49 жаш курактагы аялдардын пайыздык үлүшү

## Тышкы экономикалык колдоо программалары жөнүндө билим жана аны качандыр бир алуда



Мүчөлөрү тышкы экономикалык колдоо программалары жөнүндө билген жана аны качандыр бир алган үй чарбаларынын пайыздык үлүшү

## Социалдык төлөмдөржана жөлөк пулдарменен камтуу



Акыркы 3 айда социалдык төлөмдөрдү жана жөлөк пулдарды алган үй чарбаларынын мүчөлөрүнүн пайыздык үлүшү төлөмдөрдүн жана жөлөк пулдардын типтери боюнча

## Регионалдык маалыматтар

Облустар	Медициналык камсыздандыруу менен камтылган	Социалдык төлөмдөр же жөлөк пулдар менен камтуу		
		Бардык үй- чарбалардын мүчөлөрү	Жетиштүү жашоо индексинин эки өтө жакыр квинтилиниң үй чарбалары	Бардык үй- чарбаларынын балдары
<b>Кыргызстан</b>	<b>92</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>51</b>
Баткен	96	57	54	55
Жалал-Абад	94	63	62	63
Ысык-Көл	95	47	44	42
Нарын	97	74	61	72
Ош	100	63	59	63
Талас	96	59	62	58
Чүй	78	47	41	42
Бишкек ш.	88	29	(*)	18
Ош ш.	93	49	54	46

(\*) - көрсөткүчтер 25 жакын такталбаган байкоолорго негизделген

## Негизги идеялар

- Аялдардын 44% бир эле жерде дайыма жашайт
- 14% аялдар 5 жыл мурда көчүп келген
- Аялдардын 33% чакан жана чоң шаарларга жана 67% ы айыл жергесине көчүп барган
- Аялдардын 5% өлкөдөн сыртка чыгып кетти
- Бишкектен тышкaryы облустар аралык миграция 20%ды түзөт, ал

- эмий Бишкек шаарында 70%дан ашыгын түзөт
- Миграция чокусу 35-39 жаш курагына туура келет жана 3 жана 4 квинтилде турат
- 77% балдар ата-энесинин экөөсү менен жашайт
- 8% бала социалдык жетимдер болуп саналат
- 4% балдардын атасы да, энеси да чет өлкөлөрдө болуп саналат. 12%

- ында ата-энелеринин жок дегенде бири чет өлкөдө жашайт
- Ата-энелери чет өлкөлөрдө жашаган балдардын эң көп пайызы Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында жана Ош шаарында түзүлгөн.
- Балдардын 87% ы үй чарбанын башчысына карата неберелер болуп саналат

Көп көрсөткүчтер боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындагы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финансыйлык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Социалдык төлөмдер боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө EQ 2.1- EQ 2.8 таблицаларынан таба аласыздар

Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан


## 2018

MICS

### Өспүрүмдөр

Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжылоо

#### 10-19 жаштагы өспүрүмдөрдүн саны



Жаш өспүрүмдөрдүн бакубат түрмушу жөнүндө аталган баяндама жаш өспүрүмдөрдүн жашоосунун негизги аспекттери боюнча уюштурулат :

- Ар бир өспүрүм аман жана гүлдөп өнүгүп жатат.
- Ар бир өспүрүм окуйт.
- Ар бир өспүрүм зомбулуктан жана эксплуатациялоодон корголот.
- Ар бир өспүрүм коопсуз жана таза шарттарда жашайт.
- Ар бир өспүрүм түрмушта бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ.

#### Ар бир өспүрүм өсүп жетилет

Кайсы бир даражада, өспүрүм куракт жашоонун эң дени сак мезгили болуп саналат. Ошол эле учурда, ал өмүр бою ден соолугуна жана түрмуш-тиричилигине терс таасирин тийгизген көйгөйлөрдүн алгачкы көрүнүштөрүнө мүнөздүү болушу мүмкүн. Бирок, маалыматтар ушул мезгилде берилген медициналык жардам узак таасирге ээ экенин көрсөтүп турат. Контрацепциянын тиешелүү ықмаларына жеткиликтүүлүк өспүрүмдүк кош бойлуулукту жана аны менен байланышкан кесептөрдө алдын алуу үчүн чечүүчү маанигө ээ, бул өспүрүмдөргө жыныстык жетилүү мезгилин өтүүгө менен өзүнүн кош бойлуулугун пландоо жүргүзүүгө мүнкүндүк берет.

#### Өспүрүмдөр арасында төрөт коэффициенти: Т ӨМЗ.7.2




Изилдөө өткөргөнгө чейин үч жыл аралыгында өспүрүмдөр арасында төрөт коэффициенти жана төрөлүүнүн суммардык коэффициенти

## Ар бир өспүрүм окуйт

### Окуунун негизги көндүмдөрү; көрсөткүч 4.1.1


(a) (i: окуу) ТӨМ



\* 1) Аңгеменин 90% сөзүн түйүн түрүн окуган, 2) Түздөн-түз түшүнүгө үч суроого жооп берген, 3) Логикалык түшүнүү боюнча эки суроого жооп берген 7-14 жаштагы балдардын пайыздык үлүшү.

### Эсеп чыгаруунун негизги көндүмдөрү; көрсөткүч 4.1.1.(a)

(ii: эсеп чыгаруу) ТӨМ.



\* 1) Сандарды окуу, 2) Сандарды айырмалоо, 3) Кошуу жана 4) Ырааттуулукту таануу жана аяктоо боюнча тапшырмаларды ийгиликтүү аткарған 7-14 жаштагы балдардын пайыздык үлүшү.

### Мектепке баруу көрсөткүчү




Мектепке баруунун ондолгон таза көрсөткүчү, мектеп тепкичи жана жынысы боюнча

Сапаттуу билим берүү жана мектептик тажрыйба дene тарбиянын жана психикалык саламаттыгына, коопсуздугуна, коомдук түрмүшкүү жана социалдык өнүгүүгө тартууга оң таасирин тиизиет. Бирок өспүрүмдөр мектептен кетүү, эрте никеге түрүү, көш бойлуулук же жумушка эрте тартуу тобокелдиги менен да кездештүү.

Окуу жана эсеп көндүмдөрү боюнча маалыматтар түздөн-түз баалоо ыкмасы менен ККИ алкагында чогулутлган. "Негизги окуутуу" модулунда башталгыч мектептеги 2-класстар үчүн окуу жана математика боюнча эрте окуутуу боюнча маалымат чогулутлган.

### МКТ колдонуу көндүмдөрү\*



Акыркы 3 айда компьютер менен тогуз конкреттүү иш-аракеттен минимум бирин аткарған 15-49 жаш курагынданагы аялдардын пайыздык үлүшү.



\*Жаш курактык топтоо ТӨМ 4.4.1: МКТ колдонуу көндүмдөрү жаштар менен улуулардын катышы.

## Ар бир өспүрүм зомбулуктанжана эксплуатациядан коргалгон

### Балдарга жаза берүү



### Психологиялык агрессия




Акыркы бир ай ичинде кандайдыр бир физикалык жазага жана/же психологиялык агрессияга бул балдарды баккан адамдар тарабынан дуушар болгон 1-14 жаш курагынданагы балдардын пайыздык үлүшү

\*Жаш курактык топтоо ТӨМ 16.2.1.

## Ар бир өспүрүм зомбулуктан жана эксплуатациядан корголгон

### Балдар эмгеги: ЦУР 8.7.1 \*



Балдар эмгегине катышкан 5-17 жаш курагындағы балдардың пайыздық үлүшү \*Балдардың эмгеги бойонча КККИ баалосу, ТӨМ 8.7.1. көрсөткүчүндө берилген маалыматтан айырмаланат, ТӨМ маалымат базасында балдардың кооптуу шарттардагы иштерин эсепке албайт жана 5-14 жаштагы балдар үчүн үй ичиндеги 21 сааттык жумуш менен чектелген жана ошондой эле 15-17 жаштагы балдардың үй ичиндеги иштеринде чектөөлөр жок.

### Балдардың эмгегинин аныктамасы

5-11 жыл: 1 сааттан кем эмес чарбалык иштер, жумасына 28 сааттан кем эмес акы төлөнбөгөн чарбалык-тиричилик кызмат көрсөтүүлөр же иштин зыяндуу шарттары.

12-14 жаш: 14 сааттан кем эмес чарбалык иштер, жумасына 28 сааттан кем эмес акы төлөнбөгөн чарбалык-тиричилик кызмат көрсөтүүлөр же иштин зыяндуу шарттары.

15-17 жыл: жумасына чарбалык иштин же акы төлөнбөгөн чарбалык-тиричилик кызмат көрсөтүүлөрдүн 43 сааттан кем эмес же иштин зыяндуу шарттары.

Чарбалык иш үй чарбасынын мүчөсү болуп саналбаган адамга акы төлөнүүчү же акы төлөнбөгөн исти, үй-бүлөлүк чарбада же үй-бүлөлүк ишканадагы иштерди камтыйт. Жумуш үйдө тамак-аш даярдоо, үй-тазалоо же балдар жөнүндө кам көрүү, ошондой эле отун чогултуу же суу алуу кирет.

## Ар бир өспүрүм таза жана коопсуз жайда жашайт

### Суу, санитардык шарттар жана отундун «таза» түрүн колдонууу



Үй чарбаларынын деңгээли үчүн маалыматтар берилген. Тажрыйба көрсөткөндөй, өспүрүмдердүн бул кызматтарга болгон жеткиликтүүлүгү үй чарбаларынын деңгээлине салыштырабыз.


**Ичүүчү сууга болгон негизги мұктаждықтар – ТӨМ 1.4:** жакшыртылган булактан алынган ичүүчү суу, анын ичинде алып чыгуу убактысы эки тарапка 30 мүнөттөн ашпаган шартта. Коопсуз санитардык ченемдер бойонча сууга түрүнүн конструкциясынын: суу түтүк суу, скважиналар жана туруктуу кудуктар, корголгон казылган кудуктар, корголгон булактар, жамгыр суусу, ошондой эле иче турган суу идиште же ташылып келинген суу - жакшыртылган ичүүчү суунун булактары болуп эсептелет .

**Негизги санитардык шарттар – ТӨМ 1.4.1/6.2.1.:** башка үй чарбалардан өзүнчө жакшыртылган каражаттарды колдонуу. Заңдарды адам менен болгон контакттан гигиеналык ажыратуу каражаттары: канализация системасына ағызду/жуу, казылга чункур же короодогу жабык даараткана, жакшыртылган желдеткич түтүгү бар короодогу даараткана, биодааратканалар же коопсуз жабык даартатканалар жакшыртылган санитария каражаттары болуп эсептелет .

**Таза отун – ТӨМ7.2.1 :** тамак-аш, жылтытуу бөлмө жана жарық, негизинен, таза күйүүчү май жана технология түрлөрүн колдонуу.

## Ар бир өспүрүмдүн жашоодогу мүмкүнчүлүктөрү бирдей

### Функционалдык кыйынчылыктары бар өспүрүмдөр




Функционалдык кыйынчылыктары бар өспүрүмдөр тиби жана жынысы боюнча %

Төңчилик жагынан туруктуу өнүгүүнү жана натыйжаларды камсыз кылуу учун адам укуктарына негизделген мамиле жасоо зарыл. Эл аралык укук коргоо, укуктук чөйрөнүн негизинде басмырлоого жол бербөө боюнча принциби жатат, жана басмырлоонун өзгөчө формалары менен, анын ичинде аялдарга карата, жергиликтүү калктын, мигранттардын, азылыштын, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, ошондой эле жана диний белгиси, сексуалдык ориентация, рассалык дискриминация жана жыныстык бирдейликтитин басмырлоо менен күрөшүү учун каралган шаймандар каралган. Өспүрүмдөрдүн аң-сезими өсүшү менен көп учурда кодулоо ашыкча билиниши мүмкүн, кысымдоо, каралоо же иштин айрым түрлөрүнөн чыгаруу формасын кабыл алуу менен коштолот. Ошол эле учурда, изилдөө көрсөткөндөй, басмырлоого өспүрүм куракта ээ өзгөчө стресс гормондоруна күчтүү таасир алып келиши мүмкүн, бул психикалык же дене-бой саламаттыгына өмүр бою кесепттерге учратат. Мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар жана өспүрүмдөр коомдун кыйла социалдык жактан ажыратылган топторуна кирет. Терс мамилелер түрүндөгү басмырлоого қун сайын дуушар болуп тиешелүү саясаттардын жана мыйзамдардын жок болуп, мүмкүнчүлүктөрү чектелген өспүрүмдөр саламаттык сактоо, билим алуу, ал түгүл жашап кетүү укугун ишке мүмкүн эмес.


## Ар бир өспүрүмдүн жашоодогу мүмкүнчүлүктөрү бирдей

### Басмырлоо жана кысымга алуу


#### Улуту же иммиграциясы боюнча




#### Жынысы



#### Жаш курагы



#### Дини же ишеними



басмырлоону же кысынтууну өзүнө камтууну сезген акыркы 12 айдагы 15-19 жаш курагындан аялдардын пайыздык үлүшү

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (КККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык КККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Үюмүнүн Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БҮУнун калк жаатынданагы ЮНФПА фондунун

мамлекеттик каржылоосу жана финанссылык колдоосу менен көрсөтүлгөн. Бул серептин максаты, КККИ Кыргызстан, 2018 өспүрүмдөр боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө SR4.1, SR9.4W, SR10.1, TM2.1, TM3.1, TM3.4, LN2.3, LN2.4, LN2.6, LN4.1, LN4.2, PR2.1, PR3.3, PR4.1W, PR5.2W,

WS3.6, TC4.1, EQ1.2 жана EQ3.1W таблицаларынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.

# Кыргызстан

## 2018

### Гендердик тендиңк

MICS

Көп көрсөткүчтөр боюнча  
кластердик сурамжыллоо



Гендердик тендиңк - ар башка жыныстагы адамдардын коомдогу бирдей социалдык абалы, демек, кыз, бала, аял, эркек дебей, ресурстарды, коргоо каражаттары жана мүмкүнчүлүктөрүн бердей укукта колдонушат. Гендердик тендиңкке инвестиция кылуу, балдарга алардын коомчулугу учун өмүр бою жакшы жыйынтыктарына салым кошот жана башка муундардын орчундуу женишине өбөлгө болот, анткени балдардын укугу жана бакубатчылыгы аялдардын укугу жана бакубатчылыгынан көз каранды. Ушул серепте, гендердик тендиңктин негизги көп жылдык өлчөмдөрү сунушталды. Ал негизги этаптардын айланасында түргузулду: 1) өмүрүнүн алгачкы он жылы(0-9 жыл), бул убакта гендердик тенсиздик, айрыкча эрте жак куракта толугу менен жокко эсе; 2) өмүрүнүн экинчи он жылы(10-19 жаш), жыныстык жактан жетилүү жана башталган маалда, гендердик тенсиздик ачык-айкын байкала баштала; 3) Бой жеткен мезгил, бул убакта гендердик тенсиздик аялдардын жана ошондой эле балдардын бакубат жашоосуна тийшип ётөт

#### Ар бир бала жашап кетет жана гүлдөп өнүгөт: өмүрүнүн алгачкы он жылы

Эрте балалыкта тамак-аш жана жагымдуу шарттар дөн соолугуна жана балдардын жашоосун жана алардын физикалык өнүгүсүндө чечүүчү себептердин бири болуп саналат. Эреже катары, беш жашка чейинки кыздар жашап кетүүдө эркек балдарга караганда биологиялык мыкты жөндөмдүүлүгүнө ээ, ошондуктан табигый шартта жашап кетүүдө көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар. Бирок кыздарга карата гендердик басмырлоо аялдардын өлүмү боюнча күтүлгөндөн жогору көрсөткүчүнө алып келүү менен жашап кетишіне таасир этиши мүмкүн. Кыздардын арасында есүү темпинин кармалышы балдарга караганда темен, балким, бала убактысынан эрте төрөлө турган тобокелдигинин жогору болушу, бул дene салмагынын төмөн болушу менен тыгыз байланышкан. Бирок энелери эрте жаш курагында төрөп же билими жок болгон балдар көп учурда толук эмес тамактануудан азап чегиши мүмкүн. Өнүгүшүү когнитив чектелген балдар ичинде жашоосунун алгачкы мезгилинде нейропсихологиялык көйгөйлөрдү, мектептө төмөн жетишүү, мектептөн эрте чыгып калтуу, квалификациялуу эмес иштөө жана өз балдарына начар кам көрүү тобокелчilik тобуна кирген . Наристе балдарды ата-энелер жана тарбиячылар тарабынан кубаттоо, ошондой эле алар менен өз ара аракеттенүү мээнин өнүгүсүн стимулдаштырууга жөндөмдүү. Бул мезгилге гендердик социалдаштыруу же жынысына ылайык маданий ролдордурду окутуу процесси да мүнөздүү. Мугалимдер, айрыкча, аталарапар уулдары менен кыздарын туура уга билүү жана алар менен ар кандай жолдор менен өз ара аракеттенүү кыла алат.

#### Беш жашка чейинки курактагы бала өлүмү:


ТӨМ 3.2.1, жынысы боюнча



**Ымыркай өлүмү** - Төрөлгөн жана биринчи туулган күнү ортосундагы өлүм мүмкүндүгү,

**Бала өлүмү** - Бир жаштан беш жашка чейин куракта өлүү мүмкүндүгү

**5 жашка чейинки балдар арасында жетишсиз тамактануу:**  
жетишсиз бойдун өсүшүү, арыктоо, ашыкча салмак, ТӨМ 2.2.1, 2.2.2




Баланын **боюнун өсүшүнүн артта калуусу**, баланын өтө жапыс бою менен түшүндүрүлөт.

**Арыктоо**, баланын боюна карата өтө кичинекей салмагы менен түшүндүрүлөт.

**Ашыкча салмак**, баланын боюна карата өтө чоң салмагы менен түшүндүрүлөт.

## Ар бир бала жашап кетет жана гүлдөп өнүгөт: өмүрүнүн алгачкы он жылы


Өнүгүүнү эрте стимулдаштыруу жана дыкат камкордук



Уч күндө үй чарбасынын жашы чоң мүчөсү окутууга жана мектепке даярдоого өбелгө болуучу ишмердик менен алектенген 2-4 жаш курагындагы балдардын пайыздык үлүшү жана аталардын жана энелердин был процесске катышуусу

Эскертуү: мындай иш аракеттер, балага китең окууну, жомок айтып берүүнү, балага ыр ырдан берүүнү, бала менен сейилдөөнү, бала менен сыйноону, нерселерди атоону, саноону жана Заттардын сүрөтүн бала менен чогуу тартууларды камтыйт.

Эрте жаш курагында баланы өнүктүрүү көрсөткүчү, ТӨМ 4.2.1



Төмөндөгү төрт областтан минимум үчөндө: окуу жана эсептөө көндүмдөрү, физикалык, социалдык-экономикалык жана таанып-билиүдө өнүгүү боюнча жаш курагына ылайык өөрчүгөн 36-59 ай курагындагы балдардын пайыздык үлүшү

## Ар бир бала жашап кетет жана гүлдөп өнүгөт: өмүрүнүн алгачкы он жылы

Балдардын төрөлгөндө катталуусу алардын мыйзам алдында таанылышиң камсыз кылуу, алардын укуктарын коргоо жана мындай укуктардын бузулушу байкалбай калbastыры тургандыгына кепилдик берүү бириңчада болуп саналат. Бирок төрөлгөндө каттоо абдан маанилүү болгону менен, төрөлүүнүн төмөн каттоолусу кыздар учун олуттуу кесепеттерге ээ, жана ишканалардын кызматкерлер каташууда да кыздардыбар учун, аларды белгилүү бир формасыпайдалануу, алардын олуттуу тобокелдикке кабылышы кыла аялуу, анын ичинде эрте курактагы нике жана эл аралык адамдарды соодалоо. Кыздар жана балдар учун бирдей терөлүү каттоо ортоочо көрсөткүчү бар экендигине карабастан, билими жок эненин өзүнүн балдарын тулгандыгын каттоо ыктымалдыгы аз болушу мүмкүн. Кыздар жана балдар дene жаза жана психологиялык агрессияны, гендердик төңсиздикти жана үй-булөдөгү зомбулукту кошо алганда, үйдүн тарбиячылары тарабынан катаал менен байланышкан факторлордун катарына кирет.


### Балдар эмгеги ТӨМ 8.7.1



Балдар эмгегине катышкан 5-17 жаш курагындагы балдардын пайыздык үлүшү

\* Эскертуү: Көрсөткүч балдардын өмүрүнүн бириңчада жана эканчи он жылын камтыйт

### Зомбулук менен тартипке келтирүү, ТӨМ 16.2.1, Жынысы жана жаш курагы боюнча




Акыркы бир ай ичинде кандайдыр бир физикалык жазага жана/же психологиялык агрессияга бул балдарды баккан адамдар тарабынан дуушар болгон 1-14 жаш курагындагы балдардын пайыздык үлүшү

## Ар бир бала окуйт: өмүрүнүн алгачкы он жылы

Балдардын мектепке чейинки сапаттуу билим алуусуна салынган инвестиция, балдарды мектепте окутуусунун жыйынтыктарын жакшыртат жана мектеп системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга өбөл гө түзөт, башкacha айтканда мектепте кайра кайталап окуну талаптоону төмөндөтүп, айрыкча кыздардын жана калктын жарды катмарларынын тобунун мектепти таштоону азайтып, мектептин жетишкендиктерин арттырат. Башталгыч билим, баланын кийинки - өмүр бою билим алуусуна негиз болууну камсыздайт. Универсалдык билим берүү үнү камсыздоодо жана гендердик теңсиздиктүү ажырымын кыскартууда салмактуу жетишкендиктерге жетиштирилген. Бирок, айрым өлкөлөрдө кыздарга карата гендердик тенденциялар көлөнгөтөн келатат. Андан тышкары, кыздар дагы эле мектепке барбагандардын дүйнөдөгү чоң бөлүгүн түзөт.


**Эскертуү:** мектептин кичүү класстарынын жаш курагы 7-11 жашты түзгөндүктөн, көрсөткүчтөр өмүрүнүн экинчи он жылын камтыйт.

Уюштурулган окутууга (ондотулган) катышуу  
денгээли, ЦУР 4.2.2



Эрте жаш курагында тигил же бул окутуу программасына же баштапкы мектепке барган тиешелүү жаш курак тобундагы (баштапкы мектепке каттоонун расмий жаш курагынан бир жылга кичине жаш курагында) балдардын пайыздык үлүшү

Башталгыч мектепке баруу




Азыркы убакта башталгыч же орто мектепке барган, башталгыч мектептин баруу курагындагы балдардын пайыздык үлүшү (баруунун ондолгон таза коэффициенти) жеткиликтүү жашоо квинтили жана жашаган жери бөюнча

Башталгыч мектепке барбаган балдар



Мектепке барбаган балдардын пайыздык үлүшү жеткиликтүү жашоо квинтили жана жашаган жери бөюнча

Башталгыч мектепти аяктоо



Башталгыч мектепти аяктаган, ақыркы класска баруунун жазылган жаш курагына караганда 3-5 жашка көп жаштагы балдардын пайыздык үлүшү:жынысы бөюнча.

## Ар бир өспүрүм зомбулуктан жана эксплуатациядан коргоолгон: өмүрүнүн экинчи он жылы

Кыздар үчүн өспүрүм күрак зордук-зомбулук жана эксплуатациялоо боюнча өзгөчө алсыздык менен байланыштуу. Көптөгөн өлкөлөрдө 18 чейинки нике кыздар үчүн реалдуулук болуп саналат, кыздарды тобокелдикке кабылдыруу бир катар факторлор менен шартталган, анын ичинде, жакырычылык, социалдык нормаларды, укуктук жана диний үрп-адаттар, мындай практиканы, жетик эмес мыйзамадык база жана жарапандык абалдын актыларын каттоо улуттук системасынын абалы. Эрте курактагы нике көпчүлүк учурда кыздардын өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет, эрте кош бойлуулук жана социалдык бөлүү, мектепте окуусуна тоскоолдук кылып, мансаптык жана кесиптик өсүү мүмкүнчүлүгү чектелет. Ал ошондой эле ал жана анын өнөктөшү ортосунда жаш курагынын олуттуу айырмасын болжолдонуп, анын таасиринин андан ары ажыратууга, жана өнөктөшү тарабынан зомбулугуна олуттуу тобокелдикке дуушарлап, жыныстык жол менен берилүүчү ооруларга, коргоо жоктугунда өбөлгө түзөт. Аялынын сабалашуусуна карата мамиле сексуалдык өнөктөшкө карата зомбулуктун социалдык алгылыктуулугунун көрсөткүчү болуп саналат. Аялын зомбулуктоо кыздар арасында жактоосу никедеги кыздардын зомбулукка кабылганда жардам алуу үчүн кайрылуусу, никеде эмес кыздардын – ден-соолугун аныктоосу жана ондоосу, тең укуктуу мамилелерди түзүүсү кыйын болот. Кыз-өспүрүмдер туш болуп жаткан кодулоонун эң жайылган түрү болуп, жыныстык белгиси боюнча басмырлоо саналат. Ошол эле учурда, ал жеke жашоосу, ошондой эле коомдук-экономикалык өнүгүүсү үчүн узак жана олуттуу кесептөрдө алып келет. Көпчүлүк аймактарда балдар эмгегине кыздарды жана балдарды тартуу мүмкүндүгү бирдей болсо да, жынысы алардын ишинин түрүн аныктайт, ошол эле учурда кыздар көбүнчө үй-жумушу менен алектенишет.

Бала кезинде никеге турруу, ТӨМ 5.3.1




Никеге бириңчи жолу турган, 20-24 жаш курагындағы аялдардын пайыздык үлүшү:  
15 жашка чыкканга чейин жана 18 жаш курагына чыкканга чейин

Коопсуздук, ТӨМ 16.1.4, жашаган жери жана жаш курагына бөлүү



Сүтканын түнкү мезгилинде өз районунда бара жатып, өзүн коопсуздукта сезген 15-49 жаш курагындағы аялдардын пайыздык үлүшү

Жубайлар арасындағы жаш курактагы айырма



Күйөөсү же өнөктөшү менен жаш курагындағы айырмага ылайык азырык учурда расмий (эмес) никеде турган 15-19 жана 20-24 жаш курагындағы аялдардын пайыздык бөлүштүрүү.

Үй-бүлөлүк зомбулукка мамилеси




Күйөөсү аялын чабууга же урууга төмөнкү себептердин бириңин улам боло турғандыгын билдирген 15-49 жаш курагындағы аялдардын пайыздык үлүшү: (1) эгерде ал айттай туруп, үйдөн чыга турган болсо, (2) эгерде ал балдарын карабаса, (3) эгерде ал каршылык көрсөтсө, (4) эгерде ал жыныстык катыштан баш тартса, (5) эгерде анын тамагы күйүп кетсе.

## Ар бир өспүрүм окуйт: өмүрүнүн экинчи он жылы


Орто билим берүү мекемелерине катышуу көрсөткүчүнүн өсүшүнө карабастан, ал башталгыч билим берүү көрсөткүчүнөн артта калууда. Орто мектептеги гендердик төңсиздик кыздар үчүн кыйындык жаратып, ошондой эле ал башталгыч класстын окуучулары үчүн мүнөздүү болгондон айырмаланып, кеңири алкактарда жана көптөгөн өлкөлөрдө байкалат. Ошол эле учурда кыздардын орто билим алуусун өнүктүрүү абдан прогрессивдүү стратегияларынын бири болуп саналат, буга өлкө каражат сала алат. Орто билим алуу кыздар жана коом үчүн олуттуу оң натыйжалар алып келет: кирешенин жалпы көлөмүн жашоонун учурунда жогорулатуудан жана улуттук өсүш темпинен баштап, эрте курактагы никенин санын азайтууга, өсүштүн кармалыш учурларына, балдардын жана энелердин төрөт учурундагы өлүмүнө чейин.

### Негизги жалпы мектепти аяктоо



Негизги жалпы мектепти аяктаган, акыркы класска баруунун жазылган жаш курагына караганда 3-5 жашка көп жаштагы балдардын пайыздык үлүшү: жынысы боюнча


### Орто жалпы мектепти аяктоо



Орто жалпы мектепти аяктаган, акыркы класска баруунун жазылган жаш курагына караганда 3-5 жашка көп жаштагы балдардын пайыздык үлүшү: жынысы боюнча

## Бой жеткен мезгилдеги гендерлик төндик

### Үй-бүлөлүк зомбуулукка мамилеси



Күйөөсү аялын чабууга же урууга төмөнкү себептердин биринен улам боло тургандыгын билдирген 15-49 жаш курагындағы аялдардын пайыздык үлүшү: (1) эгерде ал айтпай туруп, үйдөн чыга турган болсо, (2) эгерде ал балдарын карабаса, (3) эгерде ал каршылық көрсөтсө, (4) эгерде ал жыныстык катыштан баш тартса, (5) эгерде анын тамагы күйүп кетсе.

Жашап кетүү жана гулдөп өнүгүү үчүн бардык балдарга чоңдор тарабынан кам көрүү жана колдоо керек. Камкордук жана колдоону гендердик төндикти алга илгерилетүү жана гендердик тоскоолдуктарды төмөндөтүү менен бир топ жакшыртса болот, бул маанилүү максат. Гендердик тоскоолдуктар бул - маалыматтардын, билимдердин, технологиялардын, ресурстардын, аялдардын жана кыздардын коопсуздуугун жана мобилдүүлүгүн кемчилиги, ошондой эле эмгектин гендердик бөлүүнүсү жана гендердик ченемдер болуп саналат. Мисалы, тыйуу ченемдердин айынан эненин жетишсиз мобилдүүлүгү же транспорт каражаттарынын болбогондугу төрөлүү каттоого, талаптагыдай тамактанууга жана баланын башка жетишкендиктерине тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Гендердик ченемдерди эркектер жана аялдар катнаштары жана алардын жүрүм-турум моделдери бөлүгүндө улут аралык ченемдерге келтируу алардын өнөктөшүн зомбуулукка жана балдарды дene жазалоого карата көз караштарга, ошондой эле бейпилдикти субъективдүү кабылууна, анын ичинде өмүргө канаттануусуна жана келечегинен күтүүсүнө таасир этиши мүмкүн.

## Бой жеткен мезгилдеги гендерлик тенденция

### Билимге маалыматка жана технологияларга жетүү



15-49 жаш курагындагы сабаттуу аялдардын пайыздык үлүшү




Жумасына минимум бир жолу газета же журнал окуган, радио уккан жана телевизор көргөн 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү



Акыркы 3 айда Интернетти колдонгон 15-49 жаш курагындагы аялдардын пайыздык үлүшү


### Үй иштерине кеткен үбакыт: сүү менен камсыз кылуу

#### Сууну ким алып келет?



Үй чарбасына колдонулган ичүүчү сууну алган адамдар боюнча бөлүштүрүү

#### Сүү алып келүүгө жүмшалган үбакыт



Үй чарбасынын ичүүчү суунун булагы үй чарбасынын аймагында болбогон үй чарбаларын Сүү алган адатта ага сарптарган орточо үбактысы

Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик сурамжылоо (ККИ) «Кыргызстан, 2018» глобалдык ККИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлгөн. Техникалык колдоо Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду тарабынан ЮНИСЕФтин, ЮСАИДдин жана БУУнун калк жаатындагы ЮНФПА фондунун мамлекеттик каржылоосу жана финанссылык колдоосу менен көрсөтүлгөн.

Бул серептин максаты, ККИ Кыргызстан, 2018 Гендерлик тенденция боюнча кээ бир жыйынтыктарын жайылтуу. Серепте көрсөтүлгөн маалыматты Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө CS.3, TC.8.1, TC.10.1, TC.11.1, PR.1.1, PR.2.1, LN.1.2, LN.2.3, LN.2.4, LN.2.6, LN.2.7, TM.3.1, TM.3.2, TM.3.3, TM3.4, TM.2.3W, TM.11.1W, TM.11.1M, SR.10.1W, SR.10.1M, SR4.1W, SR.4.3, SR.6.1W, SR.6.1M, PR.8.1W, PR.8.1M, 5.1W, PR.2.2, PR.5.1, PR.5.3, EQ.3.1W, EQ.3.1M, PR.7.1W, PR.7.1M, EQ.5.1W,

EQ.5.1M, SR.9.3.W, SR.9.3M, EQ.2.1W, EQ.2.1M, WS.4.1, WS.4.2, WS 1.3 и WS 1.4 таблицаларынан таба аласыздар. Башка статистикалык серептерди, ушул Сурамжылоонун жыйынтыгы жөнүндө баяндаманы жана башка баяндамаларды mics.unicef.org/surveys сайтынан тапсаныз болот.